

**КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИЛИМ МИНИСТРИЛГИ**



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

**Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү
уюмдарынын 11 класстар үчүн «Астрономия»
боюнча предметтик стандарты**

Бишкек – 2019

**Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын
11 класстар үчүн «Астрономия» боюнча предметтик стандарты**

МАЗМУНУ

1 – БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР	3
1.1. Предметтик стандарттын макамы жана түзүлүшү	3
1.2. Негизги ченемдик документтердин системасы.....	4
1.3. Негизги түшүнүктөр жана терминдер	4
2 – БӨЛҮМ. ПРЕДМЕТТИН КОНЦЕПЦИЯСЫ	7
2.1. Астрономияны окутуунун максаты жана милдеттери	8
2.2. Предметтин түзүлүшүнүн методологиясы	9
2.3. Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр.....	10
2.4. Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланышы	12
2.5. Мазмундук тилкелер. Окуу материалын мазмундук тилкелер жана класстар боюнча бөлүштүрүү.....	13
2.6. Предметтер аралык байланыштар. Өтмө тематикалык тилкелер	16
3 – БӨЛҮМ. БИЛИМ БЕРҮҮЧҮЛҮК НАТЫЙЖАЛАР ЖАНА БААЛОО	19
3.1. Астрономия боюнча окутуунун күтүлүүчү натыйжалары.....	19
3.2. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары ...	26
4 – БӨЛҮМ. БИЛИМ БЕРҮҮНУ УЮШТУРУУГА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР.....	30
4.1. Ресурстук камсыздоого коюлуучу талаптар	30
4.2.Шыктандыруучу окутуу чөйрөсүн түзүү	31
«АСТРОНОМИЯ» ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН ПРОГРАММА.....	34
СУНУШТАЛГАН АДАБИЯТТАР	54

«Астрономия» боюнча предметтик стандарт төмөнкү 4 бөлүмдөн турат:

1. Жалпы жоболор.
2. Предметтин концепциясы.
3. Окутуунун натыйжалары жана баалоо.
4. Билим берүү процессин уюштурууга талаптар.

1 – БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Предметтик стандарттын макамы жана түзүлүшү

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү уюмдарындагы «Астрономия» боюнча предметтик стандарт Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыңзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартынын» негизинде иштелип чыккан жана жалпы мектептик билим берүүчү уюмдарда астрономия предметин окутуунун негизги багыттарын аныктайт.

Астрономия боюнча предметтик стандарт курчаган дүйнөнү жана Ааламды таанып билүүдө бирдиктүү ишенимди тарбиялоо, окуучулардын өнүгүүсүнө багытталган окутуунун максаттарын аныктоо системалык-түзүлүштүк жана мазмундук-ишмердүүлүк мамилелердин негизинде иштелип чыккан.

Астрономия боюнча предметтик стандарт мугалимге окуучунун өз алдынча таанып билүү ишмердүүлүгүнө алдыңкы роль берген окуу иштерин уюштурууга багыт берет. Бул милдетти аткаруу үчүн байкоо жүргүзүү, космостук кубулуштарды баяндоо жана түшүндүрүү, астрономиялык кубулуштардын маанисин аныктоо сыйктуу ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүн уюштуруу керек.

Окуучуларга жеткиликтүү астрономиялык билим берүүнүн мазмунунун милдеттүү минимунун аныктоо жана алардын өз алдынча таанып билүү ишмердүүлүгүн уюштурууга багыт алуу бардык окуучулар үчүн окутуу процесси ийгиликтүү болушу үчүн негиз болуп эсептелинет.

Стандарттын жоболору төмөнкү билим берүү уюмдары тарабынан колдонууга жана сакталууга тийиш:

- тибине жана түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билим берүүчү мамлекеттик же жеке менчик уюмдарында;
- башталгыч жана орто кесиптик билим берүүчү уюмдарында;
- эл аралык билим берүүчү жана башка мамлекеттик, өкмөттүк эмес билим берүү уюмдарында;
- - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде;

- -Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрилигинин лицензиялоо бөлүмүндө;
- Улуттук тестирлөө борборунда;
- Кыргыз Билим берүү Академиясында жана башка мамлекеттик илим изилдөө институттарында;
- Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрилигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызметкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдо институттарында (борборлордо, курсарда);
- мамлекеттик билим берүүнү башкаруунун аймактык органдарында;
- жергиликтүү мамлекеттик башкаруучулук жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарда.

1.2. Негизги ченемдик документтердин системасы

Бул стандарт төмөнкү негизги ченемдик документтердин негизинде түзүлгөн:

- Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамы (2003-ж.);
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 23.03.2012-жылы, № 201-Токтому менен бекитилген 2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн Концепциясы;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403-Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты»;
- КР Билим берүү жана илим министрилигинин 2015-жылы 8-октябрдагы № 1241/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн 2017-2018 окуу жылына Базистик окуу планы.

1.3. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

Астрономия боюнча предметтик стандартта колдонулган негизги түшүнүктөр жана терминдер төмөндөгүдөй түшүрмөдө пайдаланылат:

Аалам – бүткүл материяны (тө őлон), бүткүл космосту (тө қенόн) өзүнө камтыган курчап турган дүйнө.

Астрономия (байыркы грек сөзүнөн алынган: ἄστρον «жылдыз» жана νόμος «закон») –Аалам жөнүндөгү илим. Ал асман телолорунун жана системаларынын жайгашуусун, кыймылын, келип чыгышын жана өнүгүшүн изилдейт. Андан тышкary астрономия Күнду жана Күн системасынын башка жылдыздары менен планеталарын, алардын спутниктерин, астероиддерди, кометаларды, метеориттерди, галактиканын

планеталар аралык заттарын, жылдыздар аралык заттарын жана алардын топтолуштарын, квазарларды ж.б. изилдеп үйрөтөт.

Атмосфера (байыркы грек сөзүнөн алынган: ἀτμός— «буу» жана σφαῖρα— «сфера»)–гравитациянын таасириnde асман телосуна жанаша кармалып турған асман телосунун газ катмары. Атмосфера менен планеталар аралык мейкиндиктин ортосунда кескин чегара болбогондуктан, адатта атмосфера деп асман телосунун айланасындағы аны менен бир бүтүндүк сыйктуу кошо айланған газ чөйрөсүнөн турған аймакты аташат. Негизинен газдардан турған кәэ бир планеталардын (газдуу планеталар) атмосферасынын калыңдығы өтө чоң болушу мүмкүн.

Баалоо – бул окуучулар тарабынан материалды өздөштүрүүсүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн жана ийгиликтүүлүгүн аныктоо, ошондой эле окуучулардын күтүлүүчү натыйжаларга жетишүү үчүн сунуштарды иштеп чыгуу. Мугалим алдын ала баалоону жана калыптандыруучу, жыйынтыктоочу баалоолорду пландаштырат жана ишке киргизет, ал эми окуучулар болсо, өздөрү аткарған иштеринин сапатын жакшыртуу үчүн пайдаланат.

Баалоо чен-өлчөмдөрү – окуу предметтери боюнча окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнүн жыйынтығы боюнча күнүмдүк, аралык жана жыйынтыктоочу аттестациясын жүргүзүүдө жалпы билим берүүчү уюмдардын педагог кызматкерлеринин текшерүү – баа берүү ишмердүүлүгүн жөнгө салуу максатында иштелип чыгат жана окуучулардын окуудагы жетишкендиктерине текшерүүнү жана баа берүүнү уюштурууда бирдиктүү мамилени ишке ашырууга багытталат.

Баалоо системасы – окутуунун жетишкендиктери жана алдын ала өлчөөнүн негизги каражаттары, кайтарым байланышты калыптандыруу, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, мамлекеттик жана коомдук түзүлүштүн абалы, көйгөйлөрүн текшерүү жана баалоо иштеринин жыйындысы.

Баа – баа берүүнүн сандык белгилениши, берилиши.

Билим берүү стандарты – бул окуучулардын билим алуудагы предметтик натыйжаларына жетүүсүнүн ийгилигин өлчөөчү, иретке келтириүүчү документ.

Билим берүүнүн натыйжасы – билим берүү процессинин белгилүү баскычында окуучулардын ээ болгон негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн деңгээлинде берилген жетишкендиктердин жыйындысы.

Веб-квест ыкмасы (интернет-издөө) – изилдөө ишмердүүлүгүнүн бир түрү, бул ишмердүүлүктуу ишке ашыруу үчүн окуучу берилген интернеттеги даректен маалымат алат.

Долбоор – когнитивдүү (таанып-билүүчүлүк), аффективдүү (эмоционалдык-баалуулук) жана мектеп окуучуларынын жыйынтыкка багытталган жүрүм-туруум ишмердүүлүгүн уюштурууну камсыз кылуучу, ал окуучулардын өз алдынча жана топтотуу ишмердүүлүгүн болжолдогон практикалык же теориялык қөйгөйдү чечүүгө багытталган педагогикалык технология.

Дүйнөгө болгон илимий көз караш – адамдардын ушул илим жана илимий жолдор аркылуу калыптанган дүйнө жөнүндөгү көз карашы. Дүйнөгө болгон илимий көз караш негизги табигый-илимий түшүнүктөрдү жана принцистерди жалпылоонун

жана топтоштуруунун натыйжасында алынган жаратылыштын жана коомдун жалпы касиеттери менен законченемдүүлүктөрү жөнүндөгү элестеөлөргө негизделген.

Жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандарты – нормативдик-укуктук документ; стандарт билим берүүнүн бардык тармактарында билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде коюлган максаттарга жетишүүнү камсыз кылат; билим берүүнүн өнүгүүсүн улуттук, жергиликтүү, аймактык деңгээлде камсыз кылат.

Жердин атмосферасы көбүнчө тириүү организмдердин дем алуусу үчүн керектелүүчү кычкылтектен, фотосинтез процессинде өсүмдүктөр жана циан бактериялары керектөөчү көмүртек диоксидинен ж.б. газдардан турат. Ошондой эле атмосфера планетаны, анда жашоочуларды Күндүн ультрафиолеттик нурларынан жана метеориттерден коргоочу катмар да болуп эсептелет. Чаң массага ээ болгон бардык асман телолорунун – газдуу гигант планеталардын жана Жер тибиндеги көпчүлүк планеталардын (Күн системасындагы Меркурийден башка) атмосферасы бар.

Жыйынтыктоочу (суммативдик баалоо) – учурдагы, ортодогу жана жыйынтыктоочу баалоодон курулган окутуунун ар бир тепкичтери үчүн пландаштырылган натыйжаларга окуучулардын жетишүү даражасын аныктоо үчүн кызмат кылат.

Изилдөө ишмердүүлүгү – бул окуучулардын изилдөө, чыгармачылык милдеттерди чечүү (түрдүү пердметтер үчүн) менен байланышкан жана илимий изилдөө үчүн мүнөздүү негизги баскычтарынын болушун, ошондой эле тандап алган кубулуштарды изилдөөнүн практикалык жолдору, өздүк эксперименталдык материал, өздүк маалыматтарды жана андан чыккан корутундуларды талдоо сыйктуу элементтерин болжолдогон чыгармачылык иши.

Калыптандыруучу (формативдик баалоо) – мында окуучу жетишкен ийгиликтин жана билимдерди өздөштүрүүсүн деңгээли бааланат.

Компетенттүүлүктуу баалоонун чен-өлчөмдөрү (критерийлери) – компетенттүүлүктуу баалоонун чен-өлчөмдөрү окутуунун максаты жана милдеттери, окуучулардын окуудагы жетишкендиктеринин деңгээлинин көрсөткүчү ортосундагы ылайыкталган параметри катары каралат.

Компетенттүүлүк – инсандын интегралдык мүнөздөмөсү, ал билимди, окуу жана турмуштук тажрыйбасын, шыктуулугун жана баалуулуктарын пайдалануу менен реалдуу турмуш кырдаалдарында пайда болгон маселелерди чече билүү жөндөмдүүлүгүн аныктайт.

Компетенция (латын сөзүнөн. *competentia*) – бул билим алуу аракети, инсандын алган билимин жана көндүмүн практикада пайдалануу, ар кандай шарттарда чечим кабыл алып жана аларды ишке ашыруу жөндөмдүүлүгү.

Кόсмос, космос мейкиндиги (байыркы грек сөзүнөн алынган: κόσμος – «дүйнө», «Аалам») – асман телосунун атмосферасынын чегинен тышкary жаткан Ааламдын салыштырмалуу бош аймактары. Космос абсолюттук бош мейкиндик болуп эсептелбейт: анда абдан төмөнкү тыгыздыкта болсо да жылдыздар аралык

заттар (көбүнчө суутектиң молекулалары), космостук нурлар, ошондой эле болжолдуу күнүрт материя бар.

«Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү» компетенттүүлүгү – мазмундук багыт (курамы, түзүлүшү, касиети, колдонулушу) боюнча жана төрт теориялык концепциянын негизинде астрономиялык формулаларды жаза алууга, анын курамын аныктай алууга жана турмушта колдонулушун өз алдынча таанып билүүгө даярдыгы.

Негизги компетенттүүлүк – окуучунун социалдык тажыйбасына негизделип жана окуу предметтеринин негизинде жүзөгө ашырылган көп функциялуулукка ээ болгон предметтен жогору турган коомдук, мамлекеттик, кесиптик заказдарга ылайык аныкталган жана ченелүүчү натыйжасы.

Маалыматтык компетенттүүлүк – өз ишмердүүлүгүн пландаштырууга жана ишке ашырууга, астрономиялык объектилердин түзүлүшүн, астрономиялык кубулуштарды окуп-үйрөнүүнүн негизинде билимдерди өздөштүрүү максатында маалымат булактарын пайдалануу менен далилдүү корутундуларды чыгарууга даярдыгы.

Мотивация (лат. «*moveare*») – аракетке түрткү болуу; адамдын жүрүм-турумунун багыттуулугун, уюштуруучулугун, активдүүлүгүн жана туруктуулугун аныктаган физиологиялык, психологиялык пландагы активдүү процесс; адамдын өзүнүн муктаждыгын ишмердүүлүктө канаттандыруу жөндөмдүүлүгү.

Предмет аралык байланыш – текстеш предметтер боюнча билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун дидактикалык шарты.

Пропедевтика – (греч. *Propaideio* – алдын ала окуу) – бул кандайдыр бир илимди системалаштырып, кыскартып берүү, терен, деталдуу окуп-үйрөнүүнү алдын алган даярдоо, киришүү курсу (мисалы, VII класстагы «Космос физикасы» бөлүмү).

Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк – каралып жаткан белгилүү бир маселелер жөнүндө билимдерге ээ болуу жана колдонуу боюнча өзүнүн оюн, көз карашын башка окуучулардын ойлору, кызыгуулары менен айкалыштыра билүүгө даярдыгы.

2 – БӨЛҮМ. ПРЕДМЕТТИН КОНЦЕПЦИЯСЫ

Кыргызстандын орто мектептеринде астрономиялык билим берүү үч баскычта ишке ашат:

Биринчи баскыч – пропедевтикалык. Бул баскычта 1 - 4 класстарда «Табият таануу» курсу окутулат. Мында окуучулар жылдыздуу асман, Жердин кыймылы, күн системасынын планеталары, күн жана түндүн алмашуусу, убакыт, календарь ж.б. сыйктуу жөнөкөй маалыматтарды алышат.

Экинчи баскыч – өзүнө негизги мектептин 5-9 класстарын камтыйт. 5-класста «Табият таануу» предметин окуп-үйрөнүүнүн жыйынтыгында окуучулар кийинки

класстарда табигый илимий предметтерди окууга даярдануу менен, жаратылышты таанып билүү, жаратылыш кубулуштарынын ықмалары менен таанышышат.

Негизги мектептин 9-классында «Космос физикасы» курсун окуунун натыйжасында окуучулар илим пайда болгонго чейин кыргыз элиниң астрономия тууралуу түшүнүктөрү; Ааламдын түзүлүшү жөнүндө башталгыч маалыматтарды; Күндүн, Айдын, жылдыздардын жана алардын түрлөрү тууралуу түшүнүктөрдү; асман телолорунун атальшы жөнүндө билим алышат. Ушул баскычта Жерде атмосферанын жана магниттик талаанын бар болушу менен байланышкан, космос телолорунун көлөмдөрүн жана космостук аралыкты өлчөө жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөр калыптанат.

Үчүнчү баскыч орто мектептин 11-классын камтыйт. Анда «Астрономия» предмети 9-класстагы «Космос физикасы» курсунун логикалык уландысы катары окуп-үйрөнүлөт. Бул баскычта окуучулар классикалык астрономиянын негизин өздөштүрөт, космос объекттеринин жана алардын системаларынын пайда болушун, жашоосун, өнүгүшүн окуп-үйрөнүшөт.

2.1. Астрономияны окутуунун максаты жана милдеттери

Заманбап жалпы билим берүү уюмдарында астрономияны окутуунун максаты – космостук объекттер жана кубулуштар жөнүндө астрономиялык билимдердин системасын окуп-үйрөнүүнүн негизинде илимий көз карашты калыптандыруу, окуучуларга жаратылыш, кыймыл жана асман телолорунун өнүгүүсү, Ааламдын түзүлүшү жана андагы Жердин орду, астрономиянын методдору жана ушул илимдин жетишкендиктери жөнүндө түшүнүк берүү.

Астрономияны окутуунун милдеттери

Когнитивдик милдеттер: окуучу астрономиялык билимдердин системасын өздөштүрөт (Күн жана башка жылдыздар, Күн системасынын планеталары жана алардын спутниктери, астероиддер, кометалар, метеориттер, планета ортосундагы заттар, жылдыздар ортосундагы заттар, пульсарлар, кара тешиктер, тумандуулук, Ааламдын түзүлүшү жана эволюциясы, галактикалар жана алардын чогулушу, квазарлар жана башкалар); космостук кубулуштардын закон ченемдүүлүктөрүн түшүндүрө алат; материянын түзүлүштүк чексиздигин жана биримдигин таанып билет; астрономия боюнча маселелерди чыгарат.

Ишмердүүлүк милдеттер: окуучу космостук мейкиндикте объекттерге жана кубулуштарга байкоо жүргүзүү боюнча билимдерге ээ болот; Ааламдын түзүлүшүн окуп-үйрөнүүгө кызыгуу пайда болот; астрономиялык өлчөөчү куралдарды пайдаланууга үйрөнөт: гномон, телескоп, радиотелескоп ж.б.; астрономиялык куралдардын жана жабдыктардын арналыштарын, иштөө принциптерин түшүнөт; аларды колдоно алат; таанып билүүдө практиканын мааниси чоң экенин түшүнөт;

өзүнүн билимин өз алдынча терендетүү, кубулуштарга байкоо жүргүзүп жана аларды түшүндүрүү көндүмдөрүнө ээ болушат.

Баалуулук милдеттер: окуучунун аң-сезиминде илимий көз караштарды калыптандыруу үчүн түзгөн дүйнөнүн илимий сүрөттөлүшүнүн бирден бир маанилүү компоненттери болуп астрономиялык билимдер эсептелгенин аңдап-түшүнөт.

2.2. Предметтин түзүлүшүнүн методологиясы

Астрономия – илимий көз караштын калыптануусуна түрткү болгон Аалам жөнүндөгү маанилүү билимдердин булагы. Астрономиялык кубулуштар физиканын закондору аркылуу түшүндүрүлөт. Астрономия илим катары Ааламдын түзүлүшүн жана эволюциясын, асман телолорунун курулушун жана кыймылын, космостук кубулуштардын жалпы закон ченемдүүлүктөрүн окуп-үйрөтөт.

Астрономияны стандартташтырууда бардык табигый предметтердей эле системалык-түзүлүштүк жана мазмундук-ишмердүүлүк илимий мамилелер колдонулат.

Системалык-түзүлүштүк мамиле астрономиялык билимдер системасынын элементтеринин ички байланыштарын жана көз карандылыгын түшүндүрөт, окуп-үйрөнүлүп жаткан системанын ички түзүлүшүн өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүктү камсыз кылат.

Мазмундук-ишмердүүлүк мамиле – бул илимий таанып билүүнүн методу. Билим берүү ишин уюштуруудагы мазмундук-ишмердүүлүк мамилени окуучулар тарабынан окуу материалынын мазмунун өздөштүрүүсүн, таанып билүү маселелерин чечүүнү уюштуруу көндүмүнө ээ болуусун, ошондой эле өзүлөрү кабыл алган чечимдерге жана алардын жыйынтыгына жоопкерчиликтүү болуусун камсыз кылат.

Жалпы билим берүүчү мектептерде астрономия сабагында тарбия берүүнүн принциптери. Астрономия сабагында тарбия берүү «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамынын 4-беренесинде каралган «Билим берүү тармагындагы мамлекеттин саясатынын принциптери» менен дал келет.

Окуучулардын аң-сезиминде калыптанган дүйнөнүн илимий сүрөттөлүшүнүн негизинде төмөндөгүдөй философиялык жоболор жатышы керек: дүйнөнүн материалдуулугу; материя менен кыймылдын байланышы; материя жана кыймылдын жоголбостугу жана жаралбашы; мейкиндикте жана убакытта кыймылдуу материянын болушу; мейкиндик жана убакыт түшүнүгү; материянын формаларынын сапаттуу көп түрдүүлүгү жана өзгөчөлүгү, алардын ортосундагы өзара байланыш; дүйнөнүн, Ааламдын материалдык биримдиги.

Астрономиянын бардык курсу эң башынан ушул жоболордун көз карашынын негизинде окуп-үйрөнүлүшү керек. Окуучу алар менен курста окулган астрономиянын таанып билүү объекттерин материалисттик түшүнүүсүн камсыздоо үчүн астрономиянын биринчи сабагынан баштап таанышыши керек. Бул

түшүнүктөрдүн жалпылыгы жана кенендиги карама-каршылыктардын күрөшү жана биримдик законунан, сандык өзгөрүүлөрдөн сапаттыкка өтүү законунан, чындыктын конкреттүүлүгү жана салыштырмалуулугу жөнүндө законунан чыккан астрономия курсунун кээ бир бөлүмдөрүн камтыган ар тараптуу жана кенен материалдын жалпылоосун талап кылат, аларды астрономияны таанып билүү объекттери карала турган сабактардан кийин гана ачса болот.

Окутуу башка текстеш предметтер менен тыгыз өз ара байланышта ишке ашырылат. Бул астрономиялык билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана улануучулугун камсыз кылат, алар космосту окуп-үйрөнүүдө дүйнө таануу жана практикалык көз караштардын биригүү мүмкүнчүлүгүн берет.

Астрономия илим катары атайын эле эмес, жалпы коомдук, гуманитардык аспектиге ээ, адамдын жана адамзаттын Ааламдагы ордун тактоодо, «Адам – Аалам» мамилесин окуп-үйрөнүүдө чоң салым кошот. Астрономия көптөгөн негизги жана дүйнө таануу суроолоруна жооп берет. Астрономияны окутуунун негизги милдети болуп окуучунун илимий көз карашын калыптандыруу, анда табигый илимий ой жүгүртүү стилин жана астрономиялык, физикалык, философиялык ойлордун жана түшүнүктөрдүн синтези катары дүйнөнүн физикалык жана астрономиялык сүрөттөлүшү жөнүндө түшүнүгүн өнүктүрүү эсептелет.

2.3. Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр

Мектептик билим берүү процессинде окуучулар төмөнкүдөй *негизги компетенттүүлүктөргө* ээ болушат:

Маалыматтык компетенттүүлүк – окуучунун маалыматты чогултуу, аны менен иштөө, сактоо жана пайдалануу, далилдерди жыйынтыктоо боюнча компетенциясын калыптандырууну камтыйт. Окуучу маалымат менен иштөө маданиятын өздөштүрөт, жетпеген маалыматты максаттуу издеп, кээ бир үзүндүлөрдү салыштырат, бүтүн талдоо жана гипотеза түзүү көндүмүнө ээ болот. Жалпы мазмундан негизги ойду бөлө алат.

Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк – өз умтулууларын социалдык топтун жана башка адамдардын кызыкчылыктары менен айкалыштырууга, башка адамдардын ар түрдүү көз караштарын таануунун жана баалуулуктарга (диний, этникалык, кесиптик, инсандык) сый мамиленин негизинде өз көз карашын маданияттуу далилдөөгө даярданат. Керектүү маалыматты маектешүү (диалог) аркылуу алуу, аны социалдык, кесиптик, инсандык көйгөйлөрүн чечүү үчүн оозеки, жазуу түрүндө берүү даярдыгы. Маселелерди чечүү үчүн башка адамдардын жана социалдык институттардын ресурстарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Окуучу сүйлөшүүнүн (коммуникациянын) диалогдук формасын билет, өз көз карашын далилдүү айта алат; жанынdagы адамды түшүнөт, угат, өзүнүн оюнан айырмаланган көз карашка толеранттуу мамиле жасоого көнүгтөт.

«Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү» компетенттүүлүгү – маалымат алууга, окуу жана турмуштук кырдаалдарда ар түрдүү ыкмаларды пайдалануу менен өз алдынча же башка адамдар менен өз ара аракеттенүүдө карама-каршылыкты табуу, ошондой эле кийинки аракеттер жөнүндө чечимдерди кабыл алуу даярдыгы. Окуучу өзүнүн көз карашын ар түрдүү ойлорду эске алуу менен иретке келтириет, чыр-чатактарды чече алат.

Астрономия боюнча предметтик компетенттүүлүк - реалдуу турмуштук кырдаалдарда пайда болгон маселелерди чечүүдө окуучунун астрономиялык билимдерин, билгичтиктерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгү. Ал негизги компетенттүүлүктөрдүн негизинде аныкталат. Алар астрономия предметинин мазмунун өздөштүрүүнүн натыйжаларына жараша болот.

Астрономия предметин окуп-үйрөнүү процессинде калыптануучу *предметтик компетенттүүлүктөр*:

- 1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду көё билүү.**
- 2. Астрономиялык объектилерди, кубулуштарды илимий негизде түшүндүрүү.**
- 3. Илимий далилдерди колдонуу.**

Астрономия боюнча предметтик компетенттүүлүктөрдүн мүнөздөмөлөрү (1-таблица)

1-таблица

Предметтик компетенттүүлүктөр	Мүнөздөмөлөрү
Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду көё билүү.	ономиялык билимдер системасынын элементтерин шүрөт жана колдонот. Алар: асман телолору, ялар, түшүнүктөр, закондор, теориялар, изилдөөлдору, практикада колдонуу; астрономиялык билимдер системасынын айрым элементтерин өздөштүрүүгө коюлуучу талаптарды бөлүп берет; астрономиялык билимдердин негизинде Ааламдын ининдеги процесстердин өз ара байланышын жана ченемдүүлүгүн түшүндүрөт.
Астрономиялык объектилерди, кубулуштарды илимий негизде түшүндүрүү.	<ul style="list-style-type: none"> - Астрономиялык объектилердин мүнөздөмөлөрүн, аалам мейкиндигинде болуучу кубулуштардын маңыздуу белгилерин илимий негизде түшүндүрүп бере алат; - астрономиялык кубулуштардын байкалыши, жүрүү механизмин, шарттарын, закон ченемдүүлүктөрүн, он жана терс жактарын

Предметтик компетенттүлүктөр	Мұнәздемелору
	конкretтүү жагдайга жараша талдайт.
Илимий далилдерди колдонуу.	<ul style="list-style-type: none"> - Окуу процессинде илим менен практиканын байланыш принцибин ишке ашыра алат; - асман чөйрөсүндө жүрүүчү кубулуштардын практикалык маанисин аныктай алат; - ар кандай шартта төмөнкү түшүнүктөрдү колдоно алат: Аалам, Күн системасы, планеталар, башка асман телолору, жылдыздар, топ жылдыздардын жаратылышы.

2.4. Негизги жана предметтик компетенттүлүктөрдүн байланышы

Астрономия боюнча негизги жана предметтик компетенттүлүктөрдүн байланышын 2- таблицадан көрүүгө болот.

2-таблица

Негизги компетенттүлүктөр	Маалыматтык	Социалдык-коммуникациялык	Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү
Предметтик компетенттүлүктөр			
Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду коюу.	Тема боюнча топтолгон материал менен иштей алат, негизгисин бөлө алат. Космостук телолордун классификациясын, топтоштуруусун жүргүзөт. Корутунду учун негиз болгон далилдерди же илимий фактыларды, маалыматты аныктайт.	Маек жүргүзө алат, өз көз карашын далилдүү айта алат.	Илимий фактылардын, алган маалыматтын түшүндүрмөсүн ишке ашырат жана корутунду чыгарат.
Астрономиялык объектилерди, кубулуштарды илимий негизде түшүндүрүү.	Космостук объекттер жөнүндө маалыматты салыштырат, талдайт, өз алдынча	Маектешин угат, түшүнөт, өзүнүн көз карашынан айырмалангандарга толеранттуу мамиле	Илим жана- технологиялар тармагындағы жетишкендиктерди коом тарабынан

Негизги компетенттүүлүктөр	Маалыматтык	Социалдык-коммуникациялык	Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү
Предметтик компетенттүүлүктөр	далилдерди издейт, илимий негиздөөлөрдү келтирет.	жасайт.	колдонуунун он, терс жыйынтыктарын баалай алат.
Илимий далилдерди колдонуу.	Алган билимин практикада колдонот (маселелерди чыгаруу, лабораториялыш эксперимент, чыгырмачылык иштер)	Ар түрдүү ойлорду эске алуу менен кызматташууда көз караштарды координациялайт, чыр-чатактарды чече алат, коммуникабелдүү.	Ишмердүүлүктүн тигил же бул жыйынтыктарынын маанилүүлүгүн баалайт.

2.5. Мазмундук тилкелер. Окуу материалын мазмундук тилкелер жана класстар боюнча бөлүштүрүү

«Астрономия» предметинин мазмундук тилкелери – бул негизги ойлор жана түшүнүктөр. Алардын төгерегине предмет боюнча бардык окуу материалдары окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптаандыруучу технологиялык багыттар топтолгон. Астрономия курсунун мазмуну төмөнкү мазмундук тилкелердин негизинде түзүлгөн:

- 1. Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору.**
- 2. Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери.**
- 3. Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү.**
- 4. Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары.**
- 5. Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиялары.**

1-мазмундук тилке. Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору

Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору мектепте астрономияны окуп-үйрөнүү үчүн негиз катары кызмат кылат. Астрономиялык изилдөөлөрдүн негизги методдору катары байкоо жүргүзүү, тажрыйба, обсерваториялык метод, убакытты өлчөө, физикалык изилдөө методдору алынат. Фактылар, гипотезалар, закондор, теориялар, далилдер жана жыйынтыктар жөнүндө түшүнүктөрдү өздөштүрүүчү методдор колдонулат.

2-мазмундук тилке. Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери

Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери аттуу мазмундук тилкени киргизүүнүн максаты окуучуларда материянын түрлөрү – зат жана талаа жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруу жана өнүктүрүү. Окуучу асман телолорунун курамы, түзүлүшү, түрлөрү, касиеттери, жөнүндө билим алат. Космостук объекттилердин, кубулуштардын ортосундагы негизги байланыштарды түшүнөт. Заманбап илимдин көз карашында планеталардын жана Күн системасынын келип чыгуусу жөнүндө маалымат алат.

3 - мазмундук тилке. Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү

Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү мазмундук тилкеси-кыймылды материянын жашоосунун формасы катары кабыл алуу, космос объектилеринин абалдарын салыштырмалуу өзгөртүү ыкмаларынын негизи болуп эсептелет. Окуучу бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону асман телолорунун кыймылын жогорку тактыкта түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин түшүнөт. Ошондой эле гравитациялык өз ара аракеттешүү бардык телолорго таандык экендигин билет. Мына ошондуктан Күн системасынын бардык телолорунун орбиталары дайыма алмашышат, бардык планеталар бири-бирине таасир этишет.

4 - мазмундук тилке. Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары

Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары мазмундук тилкеси боюнча окуучулар потенциалдык жана кинетикалык энергиялардын суммасы, б.а. асман телолорунун толук энергиясы, асман телолорунун кыймылынын мүнөзүн аныктаганын түшүнүшөт. Толук энергия он жана терс, ошондой эле 0 гө барабар болушу мүмкүн. $E < 0$ тело тартуу борборунан $r < r_{\max}$ аралыкка алыстай албайт. Бул учурда асман телосу эллипстик орбита боюнча кыймылдайт. $E = 0$ тело парабола траекториясы боюнча кыймылдайт. Чексиздикте телонун ылдамдыгы 0 барабар. $E < 0$ кезинде кыймыл гиперболалык траекторияда жүрөт. Тело кинетикалык энергиянын запасына ээ болуп, чексиздикке алыстайт. Ошондой эле окуучу атмосфера менен курчалган асман телолорунун эффективдүү температурасы, оптикалык калыңдыктагы атмосферанын сырткы жалтыраган катмарынын температурасы менен, жылдыздардын эффективдүү температурасы – фотосфера менен, планеталардын учурунда – атмосферанын жогорку катмары менен аныкталарын түшүнөт. Ушул спектрдик сзыякта нурланган же жутулган энергияны чөнөө менен, атомдордун санын жана ошону менен бирге нурланууну түзгөн заттын ошол бөлүгүнүн салмагын эсептешет жана жарыктын курамын жана касиеттерин аныкташат.

5-мазмундук тилке. Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиясы

Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиясы мазмундук тилкеси адамзат коомунун жашоосу жана өнүгүүсү үчүн космостук илим тармагындагы жетишкендиктерди, аларды колдонуу керектиги жөнүндөгү билимдерди өздөштүрүүгө, ошондой эле илимий-техникалык жетишкендиктердин түзүүчүлөрүнө сый мамиле көрсөтүүгө үйрөтөт. Өзүнүн астрономиялык билимдерин жана көндүмдөрүн күнүмдүк жашоодогу астрономиялык суроолорду чечүүдө, өзүнүн, адамдардын техникалык коопсуздугун камсыз кылууда, жаратылыш байлыгын коргоодо колдонууга үйрөнөт. Күчтүү космос нурларынын аракетинен сактануу жолдорун жана керектүүлүгүн билишет.

Окуу материалынын мазмундук тилкелер жана класстар боюнча бөлүштүрүлүшү

3-таблица

Мазмундук тилке	Окуу материалы
	11-клас
Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору	Астрономиялык байкоо жүргүзүү жана тажыйба. Долбоордук жана изилдөөчүлүк иш. Графиктерди куруу, схемаларды, аналогия жана салыштыруучу таблицаларды түзүү, хрестоматиялык материалды пайдалануу. Космос изилдөөлөрүнүн өнүгүшү. Астрономиялык байкоолордун өзгөчөлүгү жана практикалык мааниси.
Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери	Күн системасы. Күн системасындагы телолордун физикалык жаратылышы. Күн жана жылдыздар. Күн, анын физикалык жаратылышы жана нурлануусу. Күн атмосферасынын түзүлүшү. Күн плазмасы жана анын касиети. Асман телолорунун пайда болушу, түзүлүшү, касиети. Эволюция жана Аалам. Галактиканын түзүлүшү. Галактиканын айланышы жана жылдыздардын кыймылы. Убакыт. Календарь.
Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү	Жылдыздуу асман. Топ жылдыздар. Негизги топ жылдыздар. Жылдыздар картасы. Асман жарык булактарынын көрүнгөн кыймылы. Суттада жылдыздуу асмандын көрүнүп өзгөрүшү. Асман сферасы жана анын айлануусу. Асман координаттари. Асман жарык булактарынын кульминациясы. Жылдыздардын, планеталык телолордун жана алардын системаларынын, туманчалардын кыймылы жана өз ара аракеттенүүсү. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону менен асман телолорунун кыймылын түшүндүрүү. Кеплердин закондору.
Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары	Галактикадагы радионурлануулар. Метагалактика жана анын кеңешиши. Ысык Аалам жөнүндөгү илимий божомолдоолор. Ааламдын космологиялык модели. Асман телосунун кыймылын анын толук энергиясынын белгиси менен түшүндүрүү. Жылдыздар энергиясы.
Астрономиялык	Жердин жасалма спутниктеринин биздин жашообуздагы ролу.

Мазмундук тилке	Окуу материалы
	11-клас
билимдерди колдонуу технологиясы	Космостук изилдөөлөрдүн ролу. Жердин жасалма спутнигинин бортунан алган сүрөттөр боюнча Дүйнөлүк океандын, жаратылыштын, атмосферанын абалын изилдөө. Кыргыз элинин илимий көз карашка чейинки астрономиялык түшүнүктөрү. Заманбап дүйнөдө Күндүн энергиясын пайдалануу.

2.6. Предметтер аралык байланыштар. Өтмө тематикалык тилкелер

Предметтер аралык байланыштар окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгүн калыптандырууда, түрдүү предметтерден алынган билимдерди жалпылоодо, ой жүгүртүүсүн активдештириүүдө пайдаланылат. Сабактарда текстеш предметтер боюнча көргөзмө куралдарды, техникалык каражаттарды, компьютерлерди пайдалануу физика, химия, биология, география жана башка предметтер ортосундагы байланыштарды өздөштүрүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Мына ошентип, окутууда предметтер аралык байланыштар бир нече функцияларды аткарат: методологиялык, билим берүүчү, өнүктүрүүчү, тарбиялоочу, конструктивдүү ж.б. Астрономиянын башка табигый-математикалык окуу предметтери менен болгон байланышы илимдердин өзүлөрүнүн дайыма терендетилген, татаал, көп кырдуу байланышы менен шартталган.

Физика жана астрономия

Астрономия көбүнчө физика менен байланышкан. Астрономия физикалык билимди космос қубулуштарын түшүндүрүү үчүн, космос объекттеринин касиеттерин жана негизги мүнөздөмөлөрүн жана жаратылышын изилдөө үчүн пайдаланат. Азыркы физикалык билимдин деңгээли атомдук ядролордун, атомдордун электрондук кабыкчаларынын жана электромагниттик нурлануунун кванттарынын өз ара аракеттешүүлөрүнө негизделген макро жана микродүйнөдөгү қубулуштардын көбүн түшүндүрүү үчүн жеткиликтүү – анын жардамы менен Ааламдын пайда болушун, курамын, түзүлүшүн, энергетиканы, кыймылды, эволюцияны, жылдыздардын өз ара аракеттешүүсүн, тумандуулукту, планеталык телолорду жана алардын системаларын түшүндүрүүгө болот.

ХХ кылымдын ортосуна чейин негизги географиялык координаталарды сууда, кургакта, деңизде аныктоонун ыкмасы болуп астрономиялык байкоо жүргүзүү эсептелет. Космонавтика, радиофизиканын пайда болушу, радиобайланыш жана навигациялык спутниктерди кенен колдонуу менен астрономиялык методдордо мұктаждык кандайдыр бир чекте кереги жок болуп калды. Азыр жогоруда айтылган физиканын бөлүктөрү жана технологиялар астрономдорго, географдарга Жердин фигурасын жана башка кәэ бир мүнөздөмөлөрүн тактап берет.

Математика жана астрономия

Астрономия менен математиканын курстарынын предмет аралык байланышы алардын терең өз ара өнүктүрүүчү таасири, илимде математикалык билимдерди, маалыматты иштеп чыгуунун математикалык ықмаларынын өтө кенен колдонуунун натыйжалуулугу жана керектүүлүгү менен тарыхый шартталган.

Астрономиялык билимдердин алгачкы маалыматы 1-класста математика сабагында календарлар, убакытты өлчөөчү бирдиктер жана ықмалар жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандырууда башталат. Астрономиянын элементтери математика курсун байытат, математикалык ықмалардын универсалдуулугун көрсөтөт, окуучулардын математиканы окуп-үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат. Астрономиялык мазмундагы эсептерди чыгаруу, аларды кызыктуу жана жеткиликтүү, көбүрөөк көрсөтмөлүү кылууга мүмкүнчүлүк берет.

Бүтүрүүчү класстын окуучусунун математикалык даярдыгы классикалык астрономиянын бөлүктөрүнүн түшүнүктөрүн ийгиликтүү калыптандыруу үчүн жеткиликтүү, астрофизика жана космология боюнча билимдерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Орто мектептин математика курсунун мазмуну жана түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү аны тармактык астрономия жана астрофотометриясынын бир нече суроолорунда окуп-үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет (асман тармагы; убакыт жана календарь, асмандын географиялык координаталарын аныктоо, жарыктанууну аныктоо, жарыктануу жана абсолюттук жылдыздардын чондугуу, космос аралыгын жана космос телолорунун көлөмүн өлчөө ж.б.).

Химия жана астрономия

Астрономия менен химияны Ааламдын химиялык эволюциясы, космостогу химиялык элементтердин жана алардын изотопторунун пайда болуу жана таралуу суроолору байланыштырып турат. Орто мектепте химия жана астрономиянын ортосундагы предмет аралык байланыштын негизинде заттарды окуп-үйрөнүү жатат.

Химия курсунда химиялык элементтердин пайда болушу; термоядролук реакциялар жөнүндө жана жылдыздардын терециндеги оор химиялык элементтердин топтолушу; туманчадагы органикалык кошулмалардын синтезделүү реакциялары жөнүндө алдыга оздуруп окутууну окуп-үйрөнүүнү сунуштаса болот. Химиялык элементтердин таралышы, алардын изотоптору жана космостогу химиялык кошулмалары, Күн системасындагы химия жөнүндө, Күндүн курамы жана планеталык телолор, Жердин жана планеталардын ички түзүлүшү, жогорку басымдар жана температуралар, кометалардын аракети астында алардын терецинде жүргөн татаал химиялык реакциялар жөнүндө. Чолпон менен Жердин атмосфераларында парник эффектиси жөнүндө, Жердин литосферасынын, гидросферасынын, атмосферасынын химиялык эволюциясы, андагы биогендик факторунун ролу жөнүндө ж.б.

География жана астрономия

Жерди Күн системасынын бир планетасы катары, анын негизги физикалык мұнөздөмөсүн (фигура, айлануу, өлчөмүн, массасын ж.б.) окуп-үйрөнүү астрономияны, физикалык географияны, ошондой эле геофизиканы байланыштырып турат, жана космос факторлорунун Жердин геологиясына жана географияга таасири: жердин терен катмарынын түзүлүшү жана курамы, рельефи жана климаты, Жердин атмосферасындагы, литосферасындагы, гидросферасындагы мезгилдүү, сезондук, узак убакыттуу, жергиликтүү жана глобалдык өзгөрүүлөрү; космостук кубулуштардын (Күндүн активдүүлүгү, Күндүн тегерегинде Жердин айланышы, Айдын Жердин тегерегинде айланышы ж.б.) таасири астында пайда болгон магниттик бороондор, деңиз суусунун көтөрүлүшү, жыл мезгилдеринин алмашылышы, магниттик талаанын дрейфи, жылуу боло баштаган жана суук мезгилдер ж.б.

Жалпы орто билим берүүчү мектепте физикалык география курсун окуп-үйрөнүү астрономияны окуп-үйрөнүүдөн орчундуу алдыда болгондуктан, орто баскычта астрономиялык билимдерди баштоо үчүн илимдердин предмет аралык байланышын пайдалануу керек. Жердин атмосферасы, гидросферасы, рельефи, ички түзүлүшү, кээ бир физикалык мұнөздөмөлөрү жөнүндө материалдардан тышкary география курсунда литосферанын өнүккөн кээ бир жактары жана тоо кендеринин курамын аныктоо маселелери каралат, ал космогонияда белгилүү мааниге ээ. Күндүн тегерегинде жана өзүнүн огунда Жердин айланышы менен жаралган асман кубулуштарынын жаратылышын түшүндүрүүдө география курсунун түшүнүктөрүн пайдаланганда окуучулардын аракети жогорку деңгээлде актуалдашат, кайталанат, жалпыланат жана бышыкталат.

Биология жана астрономия

Астрономия менен биологиянын байланышын көрсөтүүчү суроолор:

1. Ааламдагы жашоонун пайда болушу жана өнүгүүсү (экзобиология: келип чыгышы, таралышы, жашоонун өнүгүүсү жана жашоо шарты, эволюция жолдору).
2. Космос - Жер байланышынын негизинде жаткан процесстер жана кубулуштар.
3. Космонавтиканын практикалык суроолору (космостук биология жана медицина).
4. Космос экологиясы.
5. Ааламдагы адамдын жана адамзаттын ролу (космос эволюциясынын биологиялык жана социалдык эволюциядан көз карандылык мүмкүнчүлүгү).

Окуучулардын көңүлүн өзгөчө төмөндөгү жобого буруу керек: Азыркы убакта адамзаттын ишмердүүлүгү Жердин литосферасына, гидросферасына, атмосферасына жана жердин тегерегиндеги космос мейкиндигине, ал эми келечекте бардык Күн системасына таасир эткен глобалдык геофизикалык, керек болсо космостук

көлөмдөгү фактор болуп эсептелет. Экологиянын космостук деңгээлге көтөрүлүп жаткандыгы, мына ушуну менен дааналанат

3 – БӨЛҮМ. БИЛИМ БЕРҮҮЧҮЛҮК НАТЫЙЖАЛАР ЖАНА БААЛОО

3.1. Астрономия боюнча окутуунун күтүлүүчү натыйжалары

Окутуунун натыйжалары – бул билим берүү процессинин белгилүү баскычында негизги жана предметтик компетенттүүлүктөргө ээ болуунун көрсөтүлгөн деңгээлинде окуучулардын билим алуу жетишкендиктеринин жыйындиси.

4-таблицадагы белгилердин тийиштүү мааниси:

- биринчи сан – **класстын номери;**
- экинчи сан – **мазмундук тилкенин номери;**
- үчүнчү сан – **компетенттүүлүктүн номери;**
- төртүнчү сан – **күтүлүүчү натыйжанын номери.**

Мазмундук тилке	Предметтик компетенттүүлүктөр	Окутуунун натыйжалары	
		11-клас	
1. Астрономияны окуп -үйрөнүүнүн методдору	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою.	<p>11.1.1.1. Кеплердин закондорун түшүндүрөт.</p> <p>11.1.1.2. Өз оюн негиздүү айтат.</p> <p>11.1.1.3. Маалымат менен иштей алат, негизги ойду бөлүп көрсөтөт.</p> <p>11.1.1.4. Практикалык-долбоордук ишмердүүлүк боюнча өзүнүн корутундуларын айта алат.</p> <p>11.1.1.5. Астрономиялык байкоо жүргүзүүнүн өзгөчөлүгүн бөлүп көрсөтөт.</p>	
	2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү.	<p>11.1.2.1. Космос телолорунун көлөмдөрүн жана космостук аралыкты өлчөөнүн ыкмаларын түшүндүрөт.</p> <p>11.1.2.2. Асман телолоруна байкоо жүргүзүүдө телескоп менен пайдаланат.</p> <p>11.1.2.3. Асман телолорунун, космостук кубулуштардын өзгөчөлүктөрүн түшүндүрө алат.</p>	
	3. Илимий далилдерди колдонуу.	<p>11.1.3.1. Астрономия жана табигый-илимий предметтердин ортосунда логикалык чынжырчаны курат. Кецири байкоо жүргүзүүгө жөндөмдүү. Жыйынтык чыгаруу үчүн өз сунуштарын киргизет.</p> <p>11.1.3.2. Жердин жасалма спутниктеринин биздин жашообуздагы ролунун маанисин бөлө билет. Космос изилдөөлөрүнүн ролун түшүндүрө алат.</p>	
2.Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою.	<p>11.2.2.1. Кеплердин закондорунун негизинде планеталардын кыймылын түшүндүрөт.</p> <p>11.2.2.2. Гигант планеталар менен жер тибиндеги планеталардын өзгөчөлүктөрүн бөлүп көрсөтөт.</p>	
	2. Астрономиялык кубулуштарды, мыйзам ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү.	<p>11.2.2.1. Алган билиминин жардамы менен төмөнкү темалар боюнча чыгармачылык өз алдынча иштерди аткарат жана түшүндүрүп берет: Асман телолорун изилдөө үчүн каражаттар жана түзүлүштөр. Галактиканын айланышы. Жылдыздардын пайда болушу.</p> <p>11.2.2.2. Асман телолорунун пайда болушунун, жашоосунун жаратылышын түшүндүрөт.</p>	

Мазмундук тилке	Предметтик компетенттүүлүктөр	Окутуунун натыйжалары	
		11-клас	
	3. Илимий далилдерди колдонуу.	<p>11.2.3.1. Ааламдын эволюциясынын пайда болушу жана түзүлүшү суроолорун түшүндүрүү үчүн ар түрдүү илимдердин заманбап жетишкендиктерин пайдаланат.</p> <p>11.2.3.2. Тирүү организмдерге түрдүү нурлануулардын таасириң талдайт.</p>	
3. Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду коюу.	<p>11.3.1.1. Адамдын айга учушун түшүндүрүүдө космонавтиканын жетишкендиктерин пайдаланат.</p> <p>11.3.1.2. «Жылдыздар асман», «Топ жылдыздар», «Негизги топ жылдыздар» деген түшүнүктөрдү пайдаланат.</p> <p>11.3.1.3. Көрүнгөн асман телолорунун кыймылына байкоо жүргүзөт.</p>	
	2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү.	<p>11.3.2.1. Сутка ичиндеги жылдыздар асмандын көрүнгөн өзгөрүшүн, асман сферасынын түзүлүшүн жана анын айланышын түшүндүрөт.</p> <p>11.3.2.2. Асман жарыгынын кульминациясын жана жылдыздардын асмандағы координатын аныктайт.</p> <p>11.3.2.3. Күн энергиясынын булактарын жана ички түзүлүшүн түшүндүрөт.</p>	
	3. Илимий далилдерди колдонуу.	<p>11.3.3.1. Алган билимдеринин негизинде космостогу электромагниттик нурлануунун бар экендигин түшүндүрөт.</p> <p>11.3.3.2. Жылдыздардын, тумандуулукту, планеталардын телолорун жана алардын системаларын түшүндүрөт.</p> <p>11.3.3.3. Асман телолорунун кыймылын Кеплердин мыйзамдары жана бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү мыйзамы менен түшүндүрөт.</p>	
4. Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду коюу.	<p>11.4.1.1. Галактикадагы радио нурлануулардын өзгөчөлүктөрүн окуп- үйрөнөт.</p> <p>11.4.1.2. Метагалактика жана анын кеңейиши жөнүндө түшүнөт жана суроолорго жооп берет.</p>	
	2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү	11.4.2.1. Асман телосунун кыймылын жана анын толук энергиясын түшүндүрө алат.	

Мазмундук тилке	Предметтик компетенттүүлүктөр	Окутуунун натыйжалары
		11-клас
	илимий негизде түшүндүрүү.	
	3. Илимий далилдерди колдонуу.	<p>11.4.3.1. Ааламдын космологиялык моделин түшүндүрө алат. Сүрөттөрдү пайдалануу менен жылдыздар тобун, газдардын чаңчасынын өзгөчөлүктөрүн түшүндүрөт.</p> <p>11.4.3.2. Ысык Аалам жөнүндө маалыматтарды талдай алат.</p>
5. Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиялары	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду коюу.	<p>11.5.1.1. Жердин жасалма спутнигинин биздин жашообуздагы ролун талдайт жана баалайт.</p> <p>11.5.1.2. Космос изилдөөлөрүнүн ролун талдайт жана баалайт.</p>
	2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү.	<p>11.5.2.1. Дүйнөлүк океандын, жаратылыш катмарлардын, атмосферанын абалын аныктоо ыкмаларын талдайт.</p> <p>11.5.2.2. Дүйнөлүк океандын жана жаратылыш катмарларын, атмосферанын абалын ЖЖС орбиталдык комплекстин бортунан алынган сүрөттөр боюнча талдайт.</p>
	3. Илимий далилдерди колдонуу.	<p>11.5.3.1. Илимий көз карашка чейинки кыргыз элинин астрономиялык түшүнүктөрү жөнүндө талдоо жүргүзө алат.</p> <p>11.5.3.2. Күндүн энергиясын заманбап дүйнөдө пайдалануу жолдорун талдайт, баалайт.</p>

Көрсөткүчтөр 11-клас

5-таблица

Мазмундук тилкелер	Предметтик компе-тенттүүлүк	Күтүлүүчү натыйжалар	Жылдын аягында күтүлүүчү натыйжалар жана алардын көрсөткүчтөрү:
1. Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору.	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою. 2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү. 3. Илимий далилдерди колдонуу.	11.1.1.1. Кеплердин закондорун түшүндүрөт. 11.1.2.2. Асман телолоруна байкоо жүргүзүүдө телескоп менен пайдаланат.	<i>Күтүлүүчү натыйжага жетет, эгер окуучу:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Кеплердин экинчи законунун негизинде эллипс боюнча кыймылдын ылдамдыгынын өзгөрүшүн аныктаса; • күнгө чейинки планеталардын орточо аралыгын алардын жылдыздык мезгили менен байланыштырса; • оордук күчүнүн аракети астында асман телолорунун кыймылы жүрөрүн түшүндүрсө; • сапаттык эсептөөлөрдү өз алдынча аткарса; • дүйнөгө болгон көз караштарды түрдүү корутундуларын салыштырса жана сыңчыл талдоо жүргүзсө; • салыштыруу диаграммасын түзсө, далилдесе.
2. Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери.	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою. 2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде	11.2.3.1. Ааламдын эволюциясынын пайда болушу жана түзүлүшү суроолорун түшүндүрүү үчүн ар түрдүү илимдердин заманбап жетишкендиктерин пайдаланат.	<i>Күтүлүүчү натыйжага жетет, эгер окуучу :</i> <ul style="list-style-type: none"> • түрдүү асман телолорунун тыгыздыгын, химиялык курамын билсе; • асман телолорунун ар түрдүү топтогу өзгөчөлүгүн мүнөздөсө; • түрлөрү боюнча жылдыздардын чогулушун айырмаласа (чачыраган жана шар сыйктуу); • асман тумандарынын пайда болушун түшүндүрсө; • Ааламдын эволюциясынын пайда болушу жана

	түшүндүрүү. 3. Илимий далилдерди колдонуу.		түзүлүшү суроолорун түшүндүрүү үчүн ар түрдүү илимдердин заманбап жетишкендиктерин пайдаланса.
3. Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү.	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою. 2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү. 3. Илимий далилдерди колдонуу.	11.3.1.1. Адамдын айга учушун түшүндүрүүдө космонавтиканын жетишкендиктери жөнүндө мисал келтириет.	Күтүлүүчү наыйжага жетет, эгер окуучу: <ul style="list-style-type: none"> • макро жана микродүйнөдөгү көпчүлүк жарайндар жана кубулуштар үчүн заманбап астрономиялык билимди пайдалануу менен жылдыздардын, тумандуулуктун, планеталык телолордун жана алардын системаларынын пайда болушун, курамын, энергетикасын, кыймылын, эволюциясын түшүндүрсө; • «Космостогу электромагниттик нурлануунун мааниси» темасына чыгармачылык иштерди (долбоор, изилдөө иши, аналитикалык эссе) аткарса; • жылдыздардын, тумандуулуктун, планеталардын телолорунун жана алардын системаларынын ролун ачып түшүндүрө алса; • асман телолорунун кыймылын Кеплердин закондору жана бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү закону менен түшүндүрө алса.
4. Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары.	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду кою. 2. Астрономиялык	11.4.1.1. Галактиканын радионурлануулардын өзгөчөлүктөрүн окуп-үйрөнет. 11.4.1.2. Метагалактика жана анын кеңейиши жөнүндө билет жана	Күтүлүүчү наыйжага жетет, эгер окуучу: <ul style="list-style-type: none"> • Галактиканын радионурлануусунун өзгөчөлүгүн түшүндүрсө; • Метагалактика жана анын кеңейиши жөнүндө түшүнсө жана суроолорго жооп берсе; • асман телолорунун толук энергиясынын

	кубулуштарды, закон ченемдүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү. 3 .Илимий далилдерди колдонуу.	суроолорго жооп берет. 11.4.2.1. Асман телосунун кыймылын жана анын толук энергиясын түшүндүрө алат.	кыймылын түшүндүрсө.
5. Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиялары.	1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду коюу. 2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү. 3. Илимий далилдерди колдонуу.	11.5.1.1. Жердин жасалма спутнигинин биздин жашообуздагы ролун түшүнөт. 11.5.1.2. Космостук изилдөөлөрдүн ролун түшүнөт. 11.5.3.1. Илимий көз карашка чейинки кыргыз элиниң астрономиялык түшүнүктөрү жөнүндө маалымат алат, чогултат. 11.5.3.2. Күндүн энергиясын заманбап дүйнөдө пайдалануу жолдорун окуп-үйрөнөт жана колдонот.	Күтүлүүчү натыйжалардын жетишкендигинин негизги көрсөткүчү болуп коллективде, топто, жупта иштөө билгичтиги сыйктуу окуучунун социалдык компетенциясы эсептелет. Бул көрсөткүч сунуштама мүнөзгө ээ.

Эскертуу: Күтүлүүчү натыйжалардын жетишкендигинин негизги көрсөткүчү болуп коллективде, топто, жупта иштөө билгичтиги сыйктуу окуучунун социалдык компетенциясы эсептелет. Бул көрсөткүч сунуштама мүнөзгө ээ.

3.2. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары

Астрономия сабактарында окутуунун натыйжаларын баалоо окутуунун максаты, милдеттери, күтүлүүчү натыйжалары, методдору жана формалары менен тыгыз байланышта. Баалоонун максаты – окутуунун иш жүзүндөгү натыйжаларынын күтүлүүчү натыйжаларга дал келүүсүн аныктоо. Окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн баалоодо мугалим окутуунун тандалып алынган ықмаларына жана формаларына ылайык баалоонун ар кандай методдорун пайдаланат.

Баалоонун негизги принциптери

Баалоо системасын иштеп чыгууда төмөнкү негизги принциптерди жетекчиликке алуу зарыл:

- **Объективдүүлүк.** Объективдүүлүк принциби бардык окуучулар окшош шарттарда бирдей текшерүүлөргө кабылышын талап кылат. Маалыматтарды иштетүүнүн объективдүүлүгү окуучуга да мугалимге да белгилүү болгон баа берүүнүн так, ачык чен-өлчөмдөрүн болжолдойт.
- **Ишенимдүүлүк** – бул педагогикалык ченөөнүн так даражасы. Эгер ошол эле касиеттин кайталап текшерүүсү ошондой эле жыйынтыкты берсе, ишенимдүү болуп саналат.
- **Валиддүүлүк** же баалоонун шексиздиги, ал чынында эле өлчөнүүгө тийиш болгон нерсе же башка нерсе өлчөнүп жатканын көрсөтөт.

Баалоонун түрлөрү жана формалары

Күтүлүүчү натыйжаларды өлчөө үчүн баалоонун төмөнкү үч түрү колдонулат:

- Алдын ала баалоо.
- Калыптандыруучу баалоо.
- Жыйынтыктоочу баалоо.

Алдын ала (диагностикалык) баалоо – бул окуучунун билимдеринин, билгичтикеринин, көндүмдөрүнүн жана компетенттүүлүгүнүн алгачкы учурдагы денгээлин аныктоо. **Алдын ала** баалоо адатта окуу жылнын башында же теманы, бөлүмдү окуунун башында биринчи сабакта жүргүзүлөт жана жылдын аягында окуучулардын күтүлүүчү натыйжага жетишүү прогрессин аныктоого мүмкүндүк берет. **Алдын ала** баалоонун жыйынтыгы баяндап жазуу түрүндө катталып жалпыланат жана окутуу процессин түзөтүү жана окутуунун милдеттерин коюу жолу менен мугалимдер жана окуучулар үчүн окуу милдеттерин жакшыртуу үчүн кызмат кылат.

Калыптандыруучу (формативдик) баалоо – бил окуучулардын материалды жеке өздөштүрүү өзгөчөлүгүн жана ийгиликтүүлүгүн аныктоо, ошондой эле күтүлүүчү натыйжага жетиши үчүн окуучуларга сунуштарды иштеп чыгуу максатында колдонулат. Өзүнүн формасы боюнча ал киришүү (өтулүүчү теманын башында) жана күндөлүк (окутуу жарайында) болушу мүмкүн. Мугалим калыптандыруучу баалоону өз убагында окутууну түзөтүү, пландаштырууга өзгөртүү киргизүү үчүн, ал эми окуучулар аткарган жумуштарынын сапатын жакшыртуу үчүн колдонот. Окуучулардын конкреттүү аткарган иштеринин сапаты бааланат.

Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо – окуучулардын жыйынтыктоочу баасы окутуунун ар бир баскычы үчүн пландаштырылган натыйжаларга окуучунун жетишүү даражасын аныктоо үчүн колдонулуп, күндөлүк, аралык жана жыйынтык баалоодон келип чыгат.

Күндөлүк (утурумдук) баалоо теманы сабакта өздөштүрүүдө жүргүзүлөт. Анын негизги милдеттери болуп: теманы түшүнүү жана баштапкы өздөштүрүү деңгээлин аныктоо, анын айрым элементтери менен мурунку темалардын мазмунунун ортосундагы байланыштарды белгилөө эсептелинет. Күндөлүк баалоо окуучулардын окуу материалын өздөштүрүүдөгү жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, предметтик стандарт тарабынан сунушталган баалоонун чен-өлчөмдөрүнө (критерийлери) ылайык жүргүзүлөт. Күндөлүк баалоону мугалим, ошондой эле жуптардагы жана топтордогу өз ара көзөмөл, өзүн өзү көзөмөлдөө аркылуу окуучулар ишке ашырат.

Орто аралык баалоо предметтик стандартта аныкталган күтүлүүчү натыйжаларга, мазмундук тилкелерге ылайык жана иштин төмөнкү негизги түрлөрү аркылуу жүргүзүлөт:

- космостук объектти байкоо жана сыпаттоо;
- лабораториялык-практикалык иштер;
- ар кандай булактар менен иштөө (аныктагычтар менен иштөө);
- жазуу иштери (өз алдынча иштер, тесттик тапшырмалар, таяныч конспект-схемаларын түзүү, эсеп маселелерди чыгаруу, таблица жана схемаларды түзүү ж.б.);
- оозеки жооп/презентация;
- эксперимент өткөрүү;
- долбоор, изилдөө иштери, иштин өзгөчөлөнгөн түрлөрү;
- портфолио (жетишкендик папкасы).

Иштин бардык түрлөрү баалоонун чен-өлчөмдөрүнүн жана нормаларынын негизинде жүргүзүлүп, милдеттүү болуп саналышат жана мугалим тарабынан календардык-тематикалык планды иштеп чыгууда пландаштырылат.

Жыйынтыктоочу баалоо мектеп календарына (чейрек, жарым жылдык, окуу жылы), окуу-тематикалык планына (темалар боюнча баалоо) ылайык өткөрүлүп, төмөнкү формаларда болот:

- зачет, текшерүү иш, тандалган тема боюнча реферат, презентация, слайддарды даярдоо;
- баа коюу.

Компетенттүүлүктөрдү баалоонун чен-өлчөмдөрү (критерийлери)

Компетенттүүлүктөрдү баалоонун чен-өлчөмдөрү калыптануучу компетенттүүлүктөр боюнча окуучулардын окуу жетишкендиктеринин 3 деңгээлинин көрсөткүчтөрү (6-таблицаны караңыз) жана окутуунун максаттары (милдеттер) ортосунда ылайыктуу параметр катары карапат.

Компетенттүүлүктү баалоонун деңгээлдери

6- таблица

Биринчи деңгээл (репродуктивдүү)	Экинчи деңгээл (продуктивдүү)	Үчүнчү деңгээл (креативдүү)
<p>- Астрономиянын кээ бир объекттеринин атальштарын билет;</p> <p>- Астрономиялык кубулуштар жана алардын өнүгүүсүн баяндоо жана байкоо жүргүзүү үчүн астрономия боюнча керектүү маалыматты бөлүп карай алат;</p> <p>- адамдын күнүмдүк турмушунда, коомдо астрономия жана анын ресурстарынын ролун жана маанисин түшүнөт;</p> <p>- практикалык аракеттерди чечүү үчүн алган билимдерин жана билгичтикерин колдонот.</p>	<p>- Негизги астрономиялык түшүнүктөрдүн, закондордун, теориялардын мазмунун түшүнөт жана аларды белгилүү кырдаалдарда колдонот;</p> <p>- астрономиянын функциялары ортосундагы өз ара байланышты көрсөтө алат;</p> <p>- астрономия илиминде болуп жаткан өзгөрүүлөр жана айланыч-чөйрөнүн шарттары ортосундагы себеп-натыйжа байланыштарын түзө алат;</p> <p>- астрономия боюнча татаал эмес эксперименттерди өз алдынча жүргүзө алат.</p>	<p>- Акыл ишмердүүлүгүнүн логикалык ыкмаларына ээ (талдоо, топтоштуруу, жалпылоо, салыштыруу);</p> <p>- жаңы мааламыттарга багыт ала алат жана ылайыктуу түшүнүктөрдү формулировкалоо үчүн бул маалыматтын зарылдыгын аныктай алат;</p> <p>- изилдөөнү пландаштырып жана жүргүзгөнгө, жазып, жыйынтыгын талдоого жана жалпылоо жөндөмдүү;</p> <p>- илимий маалыматты баалай алат жана аны көйгөйлөрдү чечүүдө колдонот.</p>

Баалоо бир катар текшерүүлөрдүн жыйынтыгынын негизинде ишке ашат:

- оозеки;
- жазуу (өз алдынча жана текшерүү иштер, тестирлөө);
- практикалык (эксперименталдык изилдөө жана окуу долбоорлордун ар кандай түрлөрүн аткаруу, астрономиялык объекттер менен иштөө, буюмдарды жасоо).

7-таблица

<i>Оозеки жооптордун чен-өлчөмүнүн градациясы</i>				
<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
Жооп толук жана туура, анда окулган материалдар: теориялар, гипотезалар, эксперименттерди пайдаланган, өз алдынча окуган кошумча материалдар менен логикалык иреттүүлүктө сунушталган. чыгармачыл колдонуу (5+) же билимди толук колдонуу.	Жооп толук жана туура, анда окулган материалдар: теориялар, гипотезалар, эксперименттерди пайдаланган, өз алдынча окуган кошумча материалдар менен логикалык иреттүүлүктө сунушталган, 2-3 маанилүү эмес каталык бар, тема менен түшүнүктүү.	Жооп толук, бирок маанилүү каталар бар же жооп толук эмес, байланышпаган, жаттоо жыйынтыгы (3), тема менен таанышкан (3 ⁻)	Жооп берүүдө окуу материалынын негизги мазмунун түшүнбөгөнү көрүнгөн же маанилүү каталарды кетирген.	Жооп берүүдөн баш тарткан.

<i>Тесттик тапшырмалардын градациясы</i>				
<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
Жалпы упайлардын санынан 80-100 %	70-79 %	50-69 %	20-49 %	20 % аз

Окуучунун компетенттүүлүктөрүн баалоонун чен-өлчөмү жана анын көрсөткүчтөрү

8-таблица

Чен-өлчөмдөр	Денгээлдер боюнча көрсөткүчтөр		
	1- денгээл	2- денгээл	3- денгээл
Түшүнүү	Жашоого мүнөздүү болгон негизги жана өзгөчөлүктүү белгилерин тааныйт жана айырмалайт.	Фактыларга таянуу менен, негизги белгилерин далилдөөдө мисалдарды келтириет.	1-объектке окшош башка объектти изилдөөдө мурда өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдү колдонот.
Логикалык өз ара байланыштын түзүлүшү	Космосто өтүүчү кубулуштардын себеп-натыйжа байланыштарын белгилейт.	Космостук объекттердин өз ара байланышын баяндай алат.	Космосто себеп-натыйжа байланыш схемасын түзөт.

Чен-өлчөмдөр	Денгээлдер боюнча көрсөткүчтөр		
	1- денгээл	2- денгээл	3- денгээл
Таанып билүү процессинде белгилерди, схемаларды, моделдерди колдонуу	Таанып билүү процессинде жөнөкөй моделдерди өз алдынча таанышып, курат.	Көйгөйлүү тапшырмаларды аткарууда моделди колдонот.	Өтүп жаткан процессти түшүндүрүүдө шарттуу белгилерди колдонот.
Жекече көз караштын калыптанышы	Маалыматты таба алат, кайра иштетет, талдайт, өзүнүн баалоосун берет.	Маалыматты кайра иштетүүнү пландаштырат.	Өздүк изилдөөнүн жыйынтыктарынын презентациясын фактылардын далилдерин камтуу менен даярдайт.
Өздөштүргөн маалыматты практикада колдонуу	Өздөштүргөн маалыматтар боюнча практикалык иштерди аткарат жана бир нерсени колдонуу же колдонбоо себептерин көрсөтөт.	Кубулуштун механизмин ачууда астрономиялык жалпы закон ченемдүүлүктөргө таянат. Практикалык иштердин бардык баскычтарын пландаштырат жана аткарат.	Элестетүүгө таянуу менен схема түзөт, мисалы: күн энергиясынын алмашыши. Практикалык иштердин вариантарын ишке ашырат.

4 – БӨЛҮМ. БИЛИМ БЕРҮҮНУ УЮШТУРУУГА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР

4.1. Ресурстук камсыздоого коюлуучу талаптар

«Астрономия» кабинетинде терезелердин караңгыланышы терезелердин санына жараша болот.

9-таблица

№	Приборлор	Саны
•	Люксометр	1 даана
•	Күн системасынын модели	1 даана
•	Рефрактору 60/600 телескоп	1 даана
•	Штатив менен дүрбү	1 даана
•	Асман сферасынын модели	1 даана
•	Жылдыз асманынын кыймылдуу картасы	1 даана

№	Приборлор	Саны
•	Ай жана Күн тутулуусун түшүндүрүү үчүн модель	1 даана
•	Планеталардын көрүнгөн кыймылын түшүндүрүү үчүн динамикалык модель	1 даана
Басылган колдонмолов		
•	Таблица: «Эл аралык эсептөө системасы»	1 даана
•	Таблица: «Электромагниттик нурлануулардын шкаласы»	1 даана
•	Астрономиялык атлас	1 даана
•	Заманбап күчтүү оптикалык телескоптор жана радиотелескоптордун сүрөттөрү жана схемалары	1 даана

4.2.Шыктандыруучу окутуу чөйрөсүн түзүү

Компетенттүлүкту өнүктүрүүгө жана калыптандырууга багытталган предметтик стандарт окуучулардын инсандык өнүгүүсүнүн бардык тармактарын эске алат: таанып-билүү, эмоционалдык жана психомотордук, акырындап балдардын билим берүүнүн бир баскычынан экинчисине өтүүдө прогрессти жана ырааттуулукту чагылдырат. Бул контексте билим берүүдө предметти окуп-үйрөнүүгө шыктанууну (мотивацияны) демилгелөө жана колдоо, инсандык сапаттарын калыптандыруу, жеке жетишкендиктерин өнүктүрүү максатында окуучулардын жаш курагына ылайык келген окутуунун ар түрдүү стратегияларын пайдалануу керек.

Шыктануунун денгээлине жараша окуу-тарбия ишинин көрсөткүчү өзгөрөт. Астрономияны окутууда заманбап окутуунун технологияларын колдонуу бол көйгөйдү чечүүгө жардам берет. Окуучу астрономияны үйрөнүүгө кызыгуусу үчүн астрономиялык закондордун, түшүнүктөрдүн практикада колдонулушунун маанисин ачып көрсөтүү керек. Астрономиялык тажрыйбаларды жасоо менен предметке болгон кызыгууну калыптандырууга болот. Окуучулар байкоо жүргүзүп, эксперименттин тууралыгын кайталап текшерип, жазып, ой бөлүшүп, презентация кылып, талкуулап, жаңы маалымат алышат. Мындай иш-чараларды сунуштоо менен мугалим окуучулардын өзөктүү компетенттүлүктөрүн калыптандырууга, таанып билүү ишмердүүлүгүн өстүрүүгө, предметке болгон кызыгуусун жогорулатууга багыт алат.

Шыктануу (мотивация) ички жана сырткы болушу мүмкүн. Ички шыктануу (мотивация) билбegenден билгенге карай ийгиликтүү жылуу үчүн негизди түзөт, ички мотивация 4 түргө бөлүнөт: жыйынтык, иш боюнча мотив; баага жана ыңгайсыздыктан оолактоо мотиви. Алдыңкы эки мотивдер акыркы жыйынтыкка жетишүү ишинде жеке окуучунун жеке кызыкчылыгы үчүн шарттарды түзөт.

Окуучулардын шыктануучу (мотивациялык) тармагы, алардын иш-мердүүлүктүн түрлөрүнө болгон мамилеси жана окуп-үйрөнүүдө өзүнүн жалпы активдүүлүгү негизинен алардын муктаждыктары менен дагы, ошондой эле ылайыктуу максаттары менен дагы аныкталат. Окуучулардын мотивациясынын интенсивдүүлүгү көбүнчө өзүнүн ишинин максаты жөнүндөгү түшүнүгү менен аныкталат. Өзүнүн

ишинин маанилүүлүгү жана өзүнүн максатын так элестетиши окуучулардын шыкта-нуусун күчтүүнүн күчтүү каражаты болуп саналат.

Шыктандыруучу билим берүүчүлүк чөйрө - мектептин жашоо иш-мердүүлүгүнүн тартибин калыптандыруучу факторлордун жыйындысы: мектептин материалдык ресурстары, окуу процессин уюштуруу, тамактануу, медициналык жардам, психологиялык климат.

Шыктандыруучу билим берүүчүлүк чөйрө – мектептин жашоо иш-мердүүлүгүнүн тартибин калыптандыруучу факторлордун жыйындысы: мектептин материалдык ресурстары, окуу ишин уюштуруу, тамактануу, медициналык жардам, психологиялык климат.

Заманбап шартта шыктандыруучу билим берүүчүлүк чөйрө татаал, көп денгээлдүү кубулуш катары каралат. Ал **физикалык, психологиялык, академи-ялык чөйрө** болуп бөлүнөт жана төмөнкү аспекттерди камтыйт.

Физикалык чөйрө:

- материалдык (мектептин жана класстын абалы),
- технологиялык (мектептин, класстын материалдык-техникалык базасы).
- маалыматтык - компьютердик технологиилар (интерактивдик такта, компьютер, проектор, экран ж.б.)

Психологиялык чөйрө:

- психологиялык (мотивация түзүү жана колдоо, мугалим жана окуучунун ортосундагы мамиле, окуучулардын ортосундагы, профилдик билим берүү мүмкүнчүлүгү).
- балдарды жана ата-энелерди мектептен, билим берүүдөн коркуу сезимин жок кылган ынгайллуу чөйрө;

Академиялык чөйрө:

- уюштуруучулук (окуу иши, класстан тышкаркы ишмердүүлүктөрдү уюштуруу);
- педагогикалык (мугалим менен окуучунун интеллектуалдык денгээли жана өз ара түшүнүүсү);
- окутууда ар түрдүү ықмаларды жана техникаларды пайдалануу;
- өз учурundагы кайтарым байланышты берүү, сунуштоо.

Ар бир мектеп шыктандыруучу жана демилгөлөөчү факторлор менен толтурулат. Бул мектептин шыктандыруучу чөйрөнү түзгөндүгү жөнүндө айтууга мүмкүнчүлүк берет. Мындаай чөйрө сапаттуу билим берүүнүн жогорку денгээлин камсыз кылат.

Шыктандыруучу билим берүүчүлүк чөйрөнүн **принциптери:**

- **ийкемдүүлүк** - мектептин сырткы чөйрөнүн өзгөргөн шарттарына ийкемдүү жооп кайтаруусун камсыз кылышы;
- **гумандуулук, руханий** баалуулуктарга артыкчылык берген;
- **динамикалык жана жаңылануучу** - ыңгайлашуунун эсебинен эмес, алдыга өнүгүүнүн эсебинен дайыма өзгөрүлгөн социалдык маданий кырдаалдарда сапаттуу билим берүүнү камсыздалышы;
- **ачыктуулук-айлана-чөйрөнүн**, ата-энелердин, мектептин социалдык өнөктөштөрүнүн педагогикалык дараметин **ачык** пайдаланган;
- **технологиялык** - заманбап деңгээлге ылайык келген заманбап жана маалыматтык коммуникативдик технологияны пайдалануу менен, сапаттуу билим берүүнү алууда кепилдик жыйынтыкты камсыздалышы;

Ошентип, шыктандыруучу чөйрө – билим берүү сапатын жогорулатууну камсыз кылган бардык субъекттердин (окуучулар, мугалимдер, жетекчилик, ата-энелер, социалдык өнөктөштөр) бийик мотивациясын (ички түрткүлөрдүн аракеттенүү системасы) аныктоочу, демилгелөөчү факторлордун (материалдык, уюштуруучулук, психологиялык, педагогикалык, техникалык) комплексине ээ чөйрө.

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ**

**«АСТРОНОМИЯ» ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН
11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН ПРОГРАММА**

Бишкек-2019

Программа Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 11 - класстар үчүн «Астрономия» боюнча предметтик стандарттын негизинде иштөлөп чыккан.

Астрономия. Жалпы билим берүү уюмдары үчүн программа: XI кл.: – Б., 2019

Түзүүчүлөр:

Мамбетакунов Э.М. – Ж. Баласагын атындагы КҮУ «Физиканын теориясы жана окутуу технологиясы» кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор, КР УИА мучө-корреспонденти.

Козубекова Ч.С. – Шопоков шаарындагы №1 мектеп-гимназисынын физика жана астрономия мугалими.

Мурзаибраимова Б.Б. – Кыргыз билим берүү академиясынын «Табигый-математикалык билим берүүчү тармактарынын проблемалары» лабораториясынын физика боюнча башкы илимий кызматкерi, п.и.к., у.и.к.

МАЗМУНУ

Түшүндүрмө кат
Астрономияны окутуунун максаты.....
Астрономияны окутуунун милдеттери.....
Мугалимдер үчүн методикалык көрсөтмөлөр
Негизги жана предметтик компетенттүлүктөр
Орто мектептин программысы
Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары
Компетенттүлүктөрдү баалоонун чен-өлчөмдөрү (критерийлери).....
Окуучулардын ишмердүлүктөрүнүн түрлөрү боюнча баалоонун чен - өлчөмдөрү.....
Сунушталган негизги жана кошумча адабияттар

ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчүү уюмдарындагы III баскычтагы 11-класстар үчүн «Астрономия» предметинин жумушчу программасы Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июнундагы № 403 - Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартынын», Базистик окуу пландын жана «Астрономия» боюнча предметтик стандарттын негизинде иштелип чыккан.

Кыргызстанда орто мектептерде астрономиялык билимди калыптандыруу үч баскычта ишке ашат:

Биринчи баскыч – пропедевтикалык. Бул баскычта 1 - 4 класста «Табият таануу» курсу окутулат. Бул баскычта окуучулар жылдыздын асман, Жердин киймылы, күн системасынын планеталары, күн жана түндүн алмашуусу, убакыт, календарь ж.б. сыйктуу жөнөкөй маалыматтарды алышат. Жыйынтыгында окуучу астрономия жөнүндө илим катары биринчи түшүнүктөрүн алат. Бул негизги мектепте жогорку класстарда табигый - илимий сабактарды окуп - үйрөнүү үчүн негиздерди түзүүгө түрткү болот жана дүйнөнүн илимий сүрөтүн жана окуучунун илимий көз карашын калыптандырууга биринчи кадамдарды шилтөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Экинчи баскыч – өзүнө негизги мектептин 5-9 класстарын камтыйт. 5-класста «Табият таануу» предметин окуп-үйрөнүүнүн жыйынтыгында окуучулар кийинки класстарда табигый илимий предметтерди окууга даярдануу менен, жаратылышты таанып билүү, жаратылыш кубулуштарынын ыкмалары менен таанышышат. «Жылдыздын асман, аларга байкоо жүргүзүү», «Күзгү жайып ачуу. Күзгү жана кышкы айларда жылдыздын асмандын көрүнүшү», «Астрономиялык жаздын башталышы, жаз айларында жылдыздын асмандын көрүнүшү», «Жайкы жайып ачуу күнү. Астрономиялык жайдын башталышы. Жай айларында жылдыз асманынын көрүнүшү» жана башка темаларды окуп-үйрөнүү процессинде окуучуларда астрономиялык кубулуштар тууралуу түшүнүктөр калыптанат.

Негизги мектептин 9-классында «Космос физикасы» курсун окуунун натыйжасында окуучулар илим пайда болгонго чейин кыргыз элинин астрономия тууралуу түшүнүктөрү; Ааламдын түзүлүшү жөнүндө башталгыч маалыматтарды; Күндүн, Айдын, жылдыздардын жана алардын түрлөрү тууралуу түшүнүктөрдү; асман телолорунун атальшы жөнүндө билим алышат. Галактика. Ааламдын түзүлүшүнө жана анын эволюциясына заманбап көз караштар. Ушул баскычта Жерде атмосферанын жана магниттик талаанын бар болушу менен байланышкан, космос телолорунун көлөмдөрүн жана космостук аралыкты өлчөөнүн ыкмалары жөнүндөгү татаал түшүнүктөр калыптанат.

Үчүнчү баскыч орто мектептин 11-классын камтыйт, анда «Астрономия» предмети 9-класстагы «Космостун физикасы» курсунун логикалык уландысы катары окуп-үйрөнүлөт. Бул баскычта окуучулар классикалык астрономиянын негизин өздөштүрөт, космос объекттеринин жана алардын системаларынын пайда болушун,

жашоосун, өнүгүшүн окуп-үйрөнүшөт. Астрономиянын негизги закондору (Кеплердин закондору) жана астрономиялык теориялар менен таанышышат, изилдөө ишмердүүлүгүнүн көндүмдөрүнө ээ болуу менен изилдөө ишин өз алдынча өткөрүүгө үйрөнүшөт. Калыптанган билгичтикердин негизинде материалдын жалпы мазмунунан башкысын бөлүп көрсөтө алат. Алынган билимдердин негизинде космостук мейкиндикте физикалык кубулуштардын жаратылышын түшүндүрө алышат; ар түрдүү асман телолорунда физикалык закондордун колдонулушун көрсөтө алышат; алынган билимдерге андап - түшүнгөн мамиле калыптанат, талдашат, өзүнүн окуу ишмердүүлүгүн өз алдынча уюштурушат, ошондой эле коомдун баалуулуктарын эске алуу менен максаттарды аныктай алышат.

АСТРОНОМИЯНЫ ОКУТУУНУН МАКСАТЫ

Заманбап жалпы билим берүү уюмдарында **астрономияны окутуунун максаты** – космостук объекттер жана кубулуштар жөнүндө астрономиялык билимдердин системасын баскычтуу (башталгыч мектептеп баштап) окуп-үйрөнүүнүн негизинде илимий көз карашты калыптандыруу, окуучуларга жаратылыш, кыймыл жана асман телолорунун өнүгүүсү, Ааламдын түзүлүшү жана андагы Жердин орду, астрономиялык билимдерди колдонуу технологиялары жөнүндө жана ушул илимдин жетишкендиктери жөнүндө түшүнүк берүү.

АСТРОНОМИЯНЫ ОКУТУУНУН МИЛДЕТТЕРИ

Когнитивдик милдеттер: окуучу астрономиялык билимдердин системасын өздөштүрөт (Күн жана башка жылдыздар, Күн системасынын планеталары жана алардын спутниктери, астероиддер, кометалар, метеориттер, планета ортосундагы заттар, жылдыздар ортосундагы заттар, пульсарлар, кара тешиктер, тумандуулук, Ааламдын түзүлүшү жана эволюциясы, галактикалар жана алардын чогулушу, квазарлар жана башкалар); космостук кубулуштардын закон ченемдүүлүктөрүн түшүндүрө алат; материянын түзүлүштүк чексиздигин жана биримдигин таанып билет; астрономия боюнча маселелерди чыгарат.

Ишмердүүлүк милдеттер: окуучу космостук мейкиндикте объекттерге жана кубулуштарга байкоо жүргүзүү боюнча билимдерге ээ болот; Ааламдын түзүлүшүн окуп-үйрөнүүгө кызыгуу пайда болот; астрономиялык өлчөөчү куралдарды пайдаланууга үйрөнөт: гномон, телескоп, радиотелескоп ж.б.; астрономиялык куралдардын жана жабдыктардын арналыштарын, иштөө принциптерин түшүнөт; аларды колдоно алат; таанып билүүдө практиканын маанилүүлүгү жөнүндө түшүнөт; өзүнүн билимин өз алдынча терендөтүү, кубулуштарга байкоо жүргүзүп жана аларды түшүндүрүү көндүмдөрүнө ээ болушат.

Китептин же башка маалымат булактарынын үстүнөн иштөөдө тексте багыт алат (ар түрдүү түрдө сунушталган маалыматты издөө жана табуу), тексттин жалпы мазмунун түшүнөт (баяндалган фактылардын негизинде түз корутундуларды жана

жыйынтыктарды формулировкалайт); ар түрдүү маселелерди чечүү үчүн маалыматты пайдаланат (кошумча билимдерди камтыбастан же аларды камтуу менен).

Баалуулук милдеттер: окуучунун аң-сезиминде илимий көз караштарды калыптандыруу үчүн түзгөн дүйнөнүн илимий сүрөттөлүшүнүн бирден бир маанилүү компоненттери болуп астрономиялык билимдер эсептелгенин ал аңдап-түшүнөт.

МУГАЛИМДЕР ҮЧҮН МЕТОДИКАЛЫК КӨРСӨТМӨЛӨР

Азыркы мектептин негизги маселеринин бири болуп негизги жана предметтик компетенцияларынын калыптанышы эсептелет. «Астрономия» боюнча предметтик билим берүүчү стандарты окутуу жарайандын катышуучуларына төмөнкү мазмундагы компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу талаптарын коет: маалымат издеө, талдоо, баа берүү, маселенин, көйгөйдүн үстүнөн иштөө, инсандык сапаттарды өнүктүрүү, маалымат-коммуникативдик технологияларды өздөштүрүү, өзүнүн билимин өз алдынча өнүктүрүү.

Айтылган күтүлүүчү натыйжалар «Астрономия» боюнча предметтик стандартта айкын көрсөтүлгөн жана бүтүрүүчүнүн азыркы заманда өз ордун табууга мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталат. Ошону менен бирге окуучулардын өз алдынча өнүгүүсүнө анын билим алуусуна, калыптанган көндүмдөрү жана компетенттүүлүктөрү өзүнө керектүү маалымат алуусуна шарт түзөт.

Мугалим тарабынан сабактарда жана сабактан тышкaryы жагымдуу чөйрөнүн түзүүсү окуучунун интеллектуалдык, чыгармачыл өсүшүнө жардам берет. Төмөнде көрсөтүлгөн методикалык көрсөтмөлөрдү сактоо окуу материалынын мазмунун өздөштүрүү процессин жакшыртат.

Астрономия – илимий көз караштын калыптануусуна түрткү болгон Аалам жөнүндөгү маанилүү билимдердин булагы. Астрономиялык кубулуштар физиканын түшүнүктөрү жана закондору аркылуу түшүндүрүлөт. Астрономия илим катары Ааламдын түзүлүшүн жана эволюциясын, асман телолордун қурулушун жана кыймылын, космостук кубулуштардын жалпы закон ченемдүүлүктөрүн окуп-үйрөтөт.

Астрономияны стандартташтырууда бардык табигый предметтердей эле системалык-түзүлүштүк жана мазмундук-ишмердүүлүк илимий мамилелер колдонулат.

Системалык-түзүлүштүк мамиле ушул системанын элементтеринин ички байланыштарын жана көз карандылыгын түшүндүрөт, окуп-үйрөнүлүп жаткан системанын ички түзүлүшүн өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүктү камсыз кылат.

Мазмундук-ишмердүүлүк мамиле – бул илимий таанып билүүнүн методу. Ишмердүүлүк - бул илимий таанып билүүнүн методу. Билим берүү ишин уюштуруудагы мазмундук-ишмердүүлүк мамилени окуучулар тарабынан окуу материалынын мазмунун өздөштүрүүсүн, таанып билүү маселелерин чечүүнү уюштуруу көндүмүнө ээ болуусун, ошондой эле өзүлөрү кабыл алган чечимдерге жана алардын жыйынтыгына, жоопкерчиликтүү болуусун камсыз кылат.

Мазмундук-ишишердүүлүк мамиле мисалы окуучулардын даяр үлгү боюнча гана аракеттенүү адаты сыйктуу кээ бир жетишпестиктерди жоюуну камсыз кылат, окуп-үйрөнүлгөн материалга эмоциялык-баалуулук мамиленин, чыгармачыл ишишердүүлүк тажрыйбасын калыптандырат. Мындай мамиле окутуунун маалыматтык маңыздык жана уюштуруу ишишердүүлүк максаттарынын өз ара байланышын камсыз кылат. Жаңы материалдарды жана маалыматтарды даяр формада эмес, окуу маселелерин чыгаруу, тапшырмаларды аткаруу аркылуу өздөштүрүүнү шарттайт. Бул ыкма өз кезегинде окуучуларга аракеттерди тандоо эркиндигин сунуштайт, ошондой эле алардын таанып билүүчүлүк активдүүлүгүн демилгелейт.

Мазмундук-ишишердүүлүк мамиле өзүнө компетенттүүлүк багытынын негизиндеги билим берүүнүн парадигмасын камтуу менен төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- окутуунун максаты менен билимди практикада колдонууну айкалыштырат;
- алган билимдерин өздөштүрүүдөн, эстеп калуудан жана айтып берүүдөн аларды колдонууга, окуу жана турмуштук суроолорду чыгармачылык менен чечүүгө өтүү;
- окуучулардын таанып билүүчүлүк ишишердүүлүгүн, алар алган теориялык билимдердин жана практикалык тажрыйбалардын негизинде өнүктүрө алгандай уюштуруу;
- окуп-үйрөнгөн материалды конкреттүү шарттарда жана жаңы жагдайда пайдалануу;
- астрономияны окуп-үйрөнүүдө калыптанган негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн деңгээлине ылайык келген натыйжаларга коюлуучу талаптардын маанилүүлүгүн ачуу.

НЕГИЗГИ ЖАНА ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨР

Мектептик билим берүү процессинде окуучулар төмөнкүдөй *негизги компетенттүүлүктөр* ээ болушат:

Маалыматтык компетенттүүлүк – окуучунун маалыматты чогултуу, аны менен иштөө, сактоо жана пайдалануу, далилдүү жыйынтыктоо боюнча компетенциясын калыптандырууну камтыйт. Окуучу маалымат менен иштөө маданиятын өздөштүрөт, жетпеген маалыматты максатуу издеپ, кээ бир үзүндүлөрдү салыштырат, бүтүн талдоо жана гипотеза түзүү көндүмүнө ээ. Жалпы мазмундан негизги ойду бөлө алат.

Социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк – өз умтулууларын социалдык топтун жана башка адамдардын кызыкчылыктары менен айкалыштырууга, башка адамдардын ар түрдүү көз караштарын таануунун жана баалуулуктарга (диний, этникалык, кесиптик, инсандык) сый мамиленин негизинде өз көз карашын маданияттуу далилдөөгө даярданат. Керектүү маалыматты маектешүү (диалог) аркылуу алуу, аны социалдык, кесиптик, инсандык көйгөйлөрүн чечүү үчүн оозеки, жазуу түрүндө берүү даярдыгы. Маселелерди чечүү үчүн башка адамдардын жана социалдык институттардын

ресурстарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Окуучу сүйлөшүүнүн (коммуникациянын) диалогдук формасын билет, өз көз карашын далилдүү айта алат; жанындагы адамды түшүнөт, угат, өзүнүн оюнан айырмаланган көз карашка толеранттуу мамиле жасоого көнүгтөт.

«Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү» компетенттүүлүгү – маалымат алууга, окуу жана турмуштук кырдаалдарда ар түрдүү ыкмаларды пайдалануу менен өз алдынча же башка адамдар менен өз ара аракеттенүүдө карама-каршылыкты табуу, ошондой эле кийинки аракеттер жөнүндө чечимдерди кабыл алуу даярдыгы. Окуучу өзүнүн көз карашын ар түрдүү ойлорду эске алуу менен иретке келтириет, чыр-чатактарды чече алат.

Астрономия боюнча предметтик компетенттүүлүк - реалдуу турмуштук кырдаалдарда пайда болгон маселелерди чечүүдө окуучунун астрономиялык билимдерин, билгичтиктерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгү. Ал негизги компетенттүүлүктөрдүн негизинде аныкталат. Алар астрономия предметинин мазмунуна өздөштүрүүнүн натыйжаларына жараша болот.

Астрономия предметин окуп-үйрөнүү жарайында калыптанган *предметтик компетенттүүлүктөр*:

1. Астрономиялык билимдер системасын өздөштүрүү жана илимий суроолорду көё билүү.
2. Астрономиялык кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негизде түшүндүрүү (негиздөө).
3. Илимий далилдерди колдонуу.

«Астрономия» предметинин мазмундук тилкелери – бул негизги ойлор жана түшүнүктөр. Алардын төгерегине предмет боюнча бардык окуу материалдары окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруучу технологиялык багыттар топтолгон. Бул мазмундук тилкелер астрономиялык билим берүүнүн башкы түзүүчүлөрү болуп эсептелет. Астрономия курсунун мазмуну төмөнкү мазмундук тилкелердин негизинде түзүлгөн:

1. **Астрономияны окуп-үйрөнүүнүн методдору.**
2. **Асман телолорунун табияты, түзүлүшү жана касиеттери.**
3. **Асман телолорунун кыймылы жана өз ара аракеттешүүсү.**
4. **Жарык булактары, анын түрлөрү жана энергиялары.**
5. **Астрономиялык билимдерди колдонуу технологиялары.**

Программа предметтик стандарттын мазмунун тактап жана 11-класстагы «Астрономия» курсунун бөлүктөрү боюнча окуу saatтарынын бөлүнүшүн сунуштайт. Базистик окуу планына ылайык 11-класста астрономияны окуп-үйрөнүү **1 жылга – 34 saat, жумасына 1 saatka эсептелген.**

ОРТО МЕКТЕПТИН ПРОГРАММАСЫ
XI КЛАСС
(34 saat, жумасына 1 saat)

1. АСТРОНОМИЯНЫН ПРАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (5 saat)

Астрономиянын предмети. Ааламдын түзүлүшү жөнүндө маалыматтар. Жылдыздар асман. Топ жылдыздар. Жылдызуу асман карталары. Асман координаталары. Географиялык көндикти аныктоо. Жылдызуу асманга байкоо жүргүзүү. Асмандағы жарық чыгаруучу телолордун арасындағы бурчтук аралыктарды өлчөө.

Демонстрация:

1. Жылдызуу асман картасынан жылдыздардын жайгашууларын үйрөнүү.
2. Жылдызуу асман картасынан асман сферасынын негизги чекиттерин жана сыйыктарын көрсөтүү.
3. Жылдызуу асман картасын пайдаланып Күндүн суткалық, жылдык кыймылын көрсөтүү.

Өз алдынча байкоо жүргүзүүгө практикалык тапшырмалар:

1. Астрономияны өздөштүрүүнү асман кубулуштарына жана асман телолоруна байкоодон баштоо керек. Күн чыккан жана батканын моменттерин тоого же даракка салыштырмалуу телефондун камерасы менен тартып калгыла. Бир нече күндөн кийин дал ошол орундан кайра тартып алгыла. Күн чыккан жана баткан чекит кандай өзгөрөөрүн салыштырып, тыянак чыгаргыла.
2. Жылдыздардын картасын пайдаланып жарық жылдыздарды (Чоң Жетиген, Алтын Казық, Көөкөр (Кассиопея), Уркөр, Сириус ж.б.) тапкыла.
3. Өзүңдердүн гороскопунардын топ жылдызын асман чүмбөтүнөн тапкыла.

2. АСМАН ТЕЛОЛОРУНУН КЫЙМЫЛЫ ЖАНА УБАҚЫТ (5 saat)

Күндүн жана Айдын көрүнгөн кыймылы. Тутулуулар. Убакыт жана календарь. Географиялык узундукту астрономиялык жол менен аныктоо. Кыргыз элинин асман кубулуштары тууралуу билимдери. Кыргыз элинин убакытты эсептөө системасы.

Демонстрация:

1. Күндүн жана Айдын суткалық кыймылын (которулушун) аныктоо.
2. Берилген орундуң географиялык координаталарынын мобиЛЬДИК телефондон же компьютерден интернет аркылуу аныктоо.
3. Теодолиттитин, уюлдук телефондун компасынын жардамы менен асмандағы жарық чыгаруучулардын азимутун жана бурчтук бийиктигин аныктоо.

4. Тутулуу кубулуштарынын компьютердик модели.

Өз алдынча байкоо жүргүзүүгө практикалык тапшырмалар:

1. Күн баткандан кийин асман чүмбөтүнөн Айды жана жылдыздарды байкап, даракка же имаратка салыштырмалуу абалын сүрөткө тартып алгыла. 1-2 сааттан кийин ошол орундан кайра байкап же сүрөткө тартып алып баштапкы абалы менен салыштыргыла, тыянак чыгаргыла.
2. Күн saatын жасап чыныгы чак түш убагын аныктагыла жана чыныгы күн суткасынын узактыгын аныктагыла.
3. Ачык асмандан Алтын Казык жылдызын тапкыла жана бурчтук бийиктигин ченегиле.
4. Ай жаңыргандан кийин, анын дискасын сүрөткө тартып алгыла. 2-3 күндөн кийин 1-тартылган убакта, ошол эле орундан кайра тартып алгыла. Сүрөттөрдү салыштырып, Айдын кыймылы жана фазасынын өзгөрүшү боюнча тыянак чыгаргыла.

3. КҮН СИСТЕМАСЫ (10 saat)

Күн системасынын түзүлүшү жөнүндө көз караштардын өнүгүүсү. Күн системасынын курамы. Күн системасындагы телолордун арасындагы аралыктарды аныктоо. Кеплер закондору менен Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун байланышы. Жер планетасы. Жер тибиндеги планеталар. Айдын физикалык табияты. Айды изилдөө. Гигант планеталар. Планеталардын жандоочулары жана шакектер. Күн системасынын майда телолору.

Демонстрация:

1. Теллурий же колдон жасалган күн системасынын моделинен планеталардын конфигурацияларын көрсөтүү.
2. Теодолит же колдо жасалган бурч ченегич курал менен аралыкты аныктоо.
3. Планеталардын кыймылы, аларды компьютердик моделин көрсөтүү.
4. Ай фазаларынын өзгөрүшүнүн компьютердик модели.
5. Кратердин пайда болушу жана метеордук кубулуштардын модели.

Өз алдынча байкоо жүргүзүүгө практикалык тапшырмалар:

1. Планеталарга байкоо жүргүзүү.
2. Юпитердин жандоочуларынын жайгашуусун аныктоо жана чиймесин чийүү.

4. АСМАН ТЕЛОЛОРУН ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДДОРУ (3 saat)

Айды жана планеталарды телескоптор менен байкоо. Асман телолорунун электромагниттик нурдануулары жана спектрдик анализ методу менен асман телолорун изилдөө.

Демонстрация:

1. Жылдыздуу асман карталарынан планеталардын көрүнүү убактарын аныктоо.
2. Виртуалдык планетарийден планеталардын чоңойтулган сүрөтүн көрүү.
3. Спектроскоптун жана телескоптун жардамы менен Күндүн спектринин сүрөтүн алуу.
4. Өз алдынча байкоо жүргүзүүгө практикалык тапшырмалар:
5. Телескопту кол менен жасоо.
6. Телескоп менен Айды? Планеталарды жана жылдыздарды сүрөткө тартып алуу.
7. Фотоаппарат менен күндүн спектрин тартып алуу.

5. КҮН –КҮНДҮЗГҮ ЖЫЛДЫЗ (4 saat)

Күндүн физикалык табияты.Күн атмосферасы. Күндүн активдүүлүгү. Күндүн жердеги жашоого таасири.

Демонстрация:

1. Күндүн фотосферасы, тактары, протуберанцтары, жалындарыннын, Күн тажысынын сүрөттөрү.
2. Күндүн кара тактарын телескоп менен байкоо
3. Күн спектри боюнча энергиянын бөлүштүрүлүшүн байкоо.

6. ЖЫЛДЫЗДАР (3 saat)

Жылдыздардын физикалык табияты.Жылдыздарга чейинки аралыктарды аныктоо.Жылдыздардын класификаясы.

Демонстрация:

1. Виртуалдык планетарий боюнча жылдыздардын параметрлерин үйрөнүү.
2. Жылдыздарды Герцшпрунг-Рассель диограммасы боюнча талдоо.

Өз алдынча байкоо жүргүзүүгө практикалык тапшырмалар:

1. Жылдыздуу асмандан кызыл жылдыздарды байкоо.

2. Ак жылдыздарды байкоо.

7. ААЛАМДЫН ТҮЗҮЛҮШУ ЖАНА ЭВОЛЮЦИЯСЫ (4 саат)

Саманчынын жолу-Биздин Галактика. Галактикалар-жылдыздар системасы. Күн системасынын жана Ааламдын эволюциясы. Ааламдагы жашоо жана ақыл-эс.

Демонстрация:

1. Сүрөттөрдү пайдалануу менен жылдыздардын топтолушу жана газ чаңы жөнүндө түшүндүрүү.
2. Галактикалардын айлануусунун компьютердик модели.
3. Биздин Галактигадага Күндүн оорду. Күндүн айлануусунун компьютердик модели.
4. Ааламдын эволюциясынын компьютердик модели.

ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛООНУН НЕГИЗГИ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

Астрономия сабактарында окутуунун натыйжаларын баалоо окутуунун максаты, милдеттери, күтүлүүчү натыйжалары, методдору жана формалары менен тыгыз байланышта. Баалоонун максаты – окутуунун иш жүзүндөгү натыйжаларынын күтүлүүчү натыйжаларга дал келүүсүн аныктоо. Окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн баалоодо мугалим окутуунун тандалып алынган ыкмаларына жана формаларына ылайык баалоонун ар кандай методдорун пайдаланат.

Күтүлүүчү натыйжаларды өлчөө үчүн баалоонун төмөнкү үч түрү колдонулат:

- Алдын ала (диагностикалық) баалоо.
- Калыптандыруучу (формативдик) баалоо.
- Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо.

Алдын ала (диагностикалық) баалоо – бул окуучунун билимдеринин, билгичтикеринин, көндүмдөрүнүн жана компетенттүүлүгүнүн алгачкы учурдагы деңгээлин аныктоо. **Алдын ала** баалоо адатта окуу жылынын башында же теманы, бөлүмдү окуунун башында биринчи сабакта жүргүзүлөт жана жылдын аягында окуучулардын күтүлүүчү натыйжага жетишүү прогрессин аныктоого мүмкүндүк берет. **Алдын ала** баалоонун жыйынтыгы баяндап жазуу түрүндө катталып жалпыланат жана окутуу процессин түзөтүү жана окутуунун милдеттерин коую жолу менен мугалимдер жана окуучулар үчүн окуу милдеттерин жакшыртуу үчүн кызмат кылат.

Калыптандыруучу (формативдик) баалоо – бул окуучулардын материалды жеке өздөштүрүү өзгөчөлүгүн жана ийгиликтүүлүгүн аныктоо, ошондой эле күтүлүүчү натыйжага жетиши үчүн окуучуларга сунуштарды иштеп чыгуу максатында колдонулат. Өзүнүн формасы боюнча ал киришүү (өтүлүүчү теманын башында) жана күндөлүк (окутуу процессинде) болушу мүмкүн. Мугалим калыптандыруучу баалоону өз убагында окутууну түзөтүү, пландаштырууга өзгөртүү киргизүү үчүн, ал эми окуучулар аткарган жумуштарынын сапатын жакшыртуу үчүн колдонот. Окуучулардын конкреттүү аткарган иштеринин сапаты бааланат.

Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо – окуучулардын жыйынтыктоочу баасы окутуунун ар бир баскычы үчүн пландаштырылган натыйжаларга окуучунун жетишүү даражасын аныктоо үчүн колдонулуп, күндөлүк, аралык жана жыйынтык баалоодон келип чыгат.

Күндөлүк (утурумдук) баалоо теманы сабакта өздөштүрүүдө жүргүзүлөт. Анын негизги милдеттери болуп: теманы түшүнүү жана баштапкы өздөштүрүү деңгээлин аныктоо, анын айрым элементтери менен мурунку темалардын мазмунунун ортосундагы байланыштарды белгилөө эсептелиниет. Күндөлүк баалоо окуучулардын окуу материалын өздөштүрүүдөгү жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, предметтик стандарт тарабынан сунушталган баалоонун чен-өлчөмдөрүнө (критерийлери) ылайык жүргүзүлөт. Күндөлүк баалоону мугалим, ошондой эле жуптардагы жана топтордогу өз ара көзөмөл, өзүн өзү көзөмөлдөө аркылуу окуучулар ишке ашырат.

Орто аралык баалоо предметтик стандартта аныкталган күтүлүүчү натыйжаларга, мазмундук тилкелерге ылайык жана иштин төмөнкү негизги түрлөрү аркылуу жүргүзүлөт:

- космостук объектти байкоо жана сыпаттоо;
- лабораториялык-практикалык иштер;
- ар кандай булактар менен иштөө (аныктагычтар менен иштөө);
- жазуу иштери (өз алдынча иштер, тесттик тапшырмалар, таяныч конспект-схемаларын түзүү, эсеп маселелерди чыгаруу, таблица жана схемаларды түзүү ж.б.);
- оозеки жооп/презентация;
- эксперимент өткөрүү;
- долбоор, изилдөө иштери, иштин өзгөчөлөнгөн түрлөрү;
- портфолио (жетишкендик папкасы).

Иштин бардык түрлөрү баалоонун чен-өлчөмдөрүнүн жана нормаларынын негизинде жүргүзүлүп, милдеттүү болуп саналышат жана мугалим тарабынан календардык-тематикалык планды иштеп чыгууда пландаштырылат.

Жыйынтыктоочу баалоо мектеп календарына (чейрек, жарым жылдык, окуу жылы), окуу-тематикалык планына (темалар боюнча баалоо) ылайык өткөрүлүп, төмөнкү формаларда болот:

- зачет, текшерүү иш, тандалган тема боюнча реферат, презентация, слайддарды даярдоо;
- баа коюу.

АСТРОНОМИЯ БОЮНЧА КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР ЖАНА БААЛООНУН ТҮРЛӨРҮ

1 -таблица

№	Күтүлүүчү натыйжалар	Баалоонун түрлөрү	Убакыт
1.	Астрономиялык байкоолордун өзгөчөлүгүн бөлүп көрсөтөт. Асман телолоруна байко жүргүзүүдө телескоп колдонот.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
2.	Кеплердин закондорун түшүндүрөт. Кеплердин закондорунун негизинде планеталардын кыймылын түшүнөт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
3.	Ар түрдүү асман телолорунун химиялык курамын, тыгыздыгын билет. Күн системасындағы планеталар менен асман телолорунун ар түрдүү топторунун өзгөчөлүгүн мүнөздөйт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
4.	Топтошкон жылдыздарды айырмалайт (чачыраган жана шар сыйктуу). Асмандагы тумандуулуктун пайда болушун түшүндүрөт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
5.	Космос телолорунун көлөмүн жана космостук аралыкты өлчөөнүн ықмаларын түшүндүрөт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
6.	Космос кубулуштарынын жана асман телолорунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрөт. Гигант планеталар менен жер тибиндеги планеталардын өзгөчөлүктөрүн бөлүп көрсөтөт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучулардын билимдерин жана билгичтиктерин баалоо ченине ылайык.	Жыл ичинде
7.	Ааламдын эволюциясынын пайда болушу жана түзүлүшү суроолорун түшүндүрүү үчүн ар түрдүү илимдердин заманбап жетишкендиктерин пайдаланат. Өз оюн негиздүү айта алат.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде

№	Күтүлүүчү натыйжалар	Баалоонун түрлөрү	Убакыт
8.	Макро-жана микродүйнөдөгү көпчүлүк процесстер жана кубулуштар үчүн заманбап астрономиялык билимди пайдалануу менен жылдыздардын, тумандуулуктун, планеталык телолордун жана алардын системаларынын пайда болушун, курамын, энергетикасын, кыймылын, эволюциясын түшүндүрөт.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
9.	Практикалык-долбоордук ишмердүүлүк боюнча өзүнүн корутундуларын айта алат.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
10.	Маалымат менен иштей алат, негизги ойду бөлүп көрсөтөт. Талдайт, салыштырат.	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	Жыл ичинде
11.	Берилген темаларга чыгармачылык иш аткарат: <ul style="list-style-type: none"> • Жердин жасалма спутнигинин биздин жашообуздагы ролу. • Космос изилдөөлөрүнүн ролу. • Дүйнөлүк океандын жана жаратылыш катмарларын, атмосферанын абалын ЖЖС орбиталдык комплекстин бортунан алынган сүрөттөр боюнча окуп-үйрөнүү. • Илимий көз карашка чейинки кыргыз элиниң астрономиялык түшүнүктөрү. • Күндүн энергиясын заманбап дүйнөдө пайдалануу. 	Калыптандыруучу баалоо. Астрономия боюнча окуучуларды баалоо чен-өлчөмдерүнө ылайык жыйынтыктоочу баалоо.	

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ БААЛООНУН ЧЕН-ӨЛЧӨМДӨРҮ

Компетенттүүлүктөрдү баалоонун чен-өлчөмдөрү калыптануучу компетенттүүлүктөр боюнча окуучулардын окуу жетишкендиктеринин 3 деңгээлинин

(5-таблицаны караңыз) көрсөткүчтөрү жана окутуунун максаттары (милдеттер) ортосунда ылайыктуу параметр катары карапат.

Компетенттүүлүктүү баалоонун деңгээлдері

2- таблица

Биринчи деңгээл (репродуктивдүү)	Экинчи деңгээл (продуктивдүү)	Үчүнчү деңгээл (креативдүү)
<p>Окуучу:</p> <ul style="list-style-type: none"> -астрономиянын кээ бир объекттеринин атальштарын билет; -астрономиялык кубулуштар жана алардын өнүгүүсүн баяндоо жана байкоо жүргүзүү учун астрономия боюнча керектүү маалыматты бөлүп карай алат; -адамдын күнүмдүк турмушунда, коомдо астрономия жана анын ресурстарынын ролун жана маанисин түшүнөт; -практикалык аракеттерди чечүү учун алган билимдерин жана билгичтикерин колдонот. 	<p>Окуучу:</p> <ul style="list-style-type: none"> -негизги астрономиялык түшүнүктөрдүн, закондордун, теориялардын мазмунун түшүнөт жана аларды белгилүү кырдаалдарда колдонот; -астрономиянын функциялары ортосундагы өз ара байланышты көрсөтө алат; -астрономия илиминде болуп жаткан өзгөрүүлөр жана айлана-чөйрөнүн шарттары ортосундагы себеп-натыйжа байланыштарын түзө алат; -астрономия боюнча татаал эмес эксперименттерди өз алдынча жүргүзө алат. 	<p>Окуучу:</p> <ul style="list-style-type: none"> -акыл ишмердүүлүгүнүн логикалык ыкмаларына ээ (талдоо, топтоштуруу, жалпылоо, салыштыруу); -жаңы мааламыттарга багыт ала алат жана ылайыктуу түшүнүктөрдү формулировкалоо үчүн бул маалыматтын зарылдыгын аныктай алат; -изилдөөнү пландаштырып жана жүргүзгөнгө, жазып, жыйынтыгын талдоого жана жалпылоого жөндөмдүү; - илимий маалыматты баалай алат жана аны көйгөйлөрдү чечүүдө колдонот.

Баалоо бир катар текшерүүлөрдүн жыйынтыгынын негизинде ишке ашат:

- оозеки;
- жазуу (өз алдынча жана текшерүү иштер, тестирлөө);
- практикалык (эксперименталдык изилдөө жана окуу долбоорлордун ар кандай түрлөрүн аткаруу, астрономиялык объекттер менен иштөө, буюмдарды жасоо).

6-таблица

Оозеки жооптордун чен-өлчөмүнүн градациясы				
5	4	3	2	1
Жооп толук жана туура, анда окулган материалдар: теориялар, гипотезалар, эксперименттерди пайдаланган, өз алдынча окуган кошумча	Жооп толук жана туура, анда окулган материалдар: теориялар, гипотезалар, эксперименттерди пайдаланган, өз алдынча окуган кошумча	Жооп толук, бирок маанилүү каталар бар же жооп	Жооп берүүдө окуу материалынын негизги мазмунун	Жооп берүүдөн баш тарткан.

материалдар менен логикалык иреттүүлүктө сунушталган. чыгармачыл колдонуу (5+) же билимди толук колдонуу.	материалдар менен логикалык иреттүүлүктө сунушталган, 2-3 маанилүү эмес каталык бар, тема түшүнүктүү.	толук эмес, байланыш паган, жаттоо жыйынтыгы (3), тема менен таанышкан (3-)	түшүнбөгө нү көрүнгөн же маанилүү каталарды кетирген.	
---	---	---	---	--

Тесттик тапшырмалардын градациясы				
5	4	3	2	1
Жалпы упайлардын санынан 80-100 %	70-79 %	50-69 %	20-49 %	20 % аз

ОКУУЧУНУ БААЛООНУН ЧЕН-ӨЛЧӨМДӨРҮ ЖАНА ДЕНГЭЭЛДЕР БОЮНЧА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

7-таблица

Чен-өлчөмдөр	Денгээлдер боюнча көрсөткүчтөр		
	1-денгээл	2-денгээл	3-денгээл
Түшүнүү	Жашоого мүнөздүү болгон негизги жана өзгөчөлүктүү белгилерин тааныйт жана айырмалайт.	Фактыларга таянуу менен, негизги белгилерин далилдөөдө мисалдарды келтирец.	1-объектке окшош башка объектти изилдөөдө мурда өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдү колдонот.
Логикалык өз ара байланыштын түзүлүшү	Космосто өтүүчү кубулуштардын себеп-натыйжа байланыштарын белгилейт.	Космостук объекттердин өз ара байланышын баяндай алат.	Космосто себепнатыйжа байланыш схемасын түзөт.
Таанып билүү процессинде белгилерди, схемаларды, моделдерди колдонуу	Процессти өз алдынча тааныштыруу боюнча жөнөкөй моделдерди курат.	Көйгөйлүү тапшырмаларды аткарууда моделди колдонот.	Өтүп жаткан процессти түшүндүрүүдө шарттуу белгилерди колдонот.
Жекече көз караштын калыптанышы	Маалыматты таба алат, кайра иштетет жана талдайт.	Маалыматты кайра иштетүүнү пландаштырат.	Фактыларды далилдөөдө жөнөкөй изилдөөлөрдү аткарат.
Өздөштүргөн маалыматты	Өздөштүргөн маалыматтар боюнча	Кубулуштун механизмин ачууда	Элестетүүгө таянуу менен схема түзөт,

Чен-өлчөмдөр	Денгээлдер боюнча көрсөткүчтөр		
	1-денгээл	2-денгээл	3-денгээл
практикада колдонуу	практикалык иштерди аткарат жана бир нерсени колдонуу же колдонбоо себептерин көрсөтөт.	астрономиялык жалпы закон ченемдүүлүктөргө таянат. Практикалык иштердин бардык баскычтарын пландаштырат жана аткарат.	мисалы: күн энергиясынын алмашышы. Практикалык иштердин вариантарын ишке ашырат.

ОКУУЧУЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮНҮН ТҮРЛӨРҮ БОЮНЧА БААЛООНУН ЧЕН-ӨЛЧӨМДӨРҮ

Оозеки жоопторду баалоонун чен-өлчөмдөрү

«5» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- каралып жаткан кубулуштардын жана закон ченемдүүлүктөрдүн, негизги түшүнүктөр жана закондор, теориялардын так аныктамасын берсе;
- графиктерди, схемаларды, сүрөттөрдү туура аткарса;
- жоопту өздүк план боюнча далилдүү кура алса;
- практикалык ишти аткарууда билимин жаңы кырдаалдарда колдоно алса;
- веб-квест менен иштей алса;
- материалдын жалпы мазмунунан негизгисин бөлө алса;
- өз алдынча долбоор, изилдөө иштерин даярдаса;
- астрономия курсу боюнча мурда өтүлгөн материал менен жаңы материалды, башка предметтерди окуп-үйрөнүүдө өздөштүргөн материал менен байланышты кура алса.

«4» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- жообу 5 деген баага коюлган негизги талаптарын канааттандырса;
- бирок жаңы мисалдарды келтирүүдө же өз планын пайдаланбаса;
- жаңы кырдаалда колдонбосо;
- мурда окуп-үйрөнүлгөн материалдардын ортосундагы байланыштарды же башка предметтерди өздөштүрүүдө пайдаланбаса;
- эгер окуучу бир ката кетирсе, экиден ашпаган кемчилик болсо жана мугалимдин бир аз колдоосу менен же өз алдынча ондосо.

«3» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- каралган кубулуштардын, закон ченемдүүлүктөрдүн физикалык маңызын туура түшүнсө, бирок жоопторунда астрономия курсунун суроолорун өздөштүрүүдө программалык материалды келечекте өздөштүрүүдө тоскоолдук кылбаган мүчүлүштүктөр бар болсо;
- бир одоно, бир одоно эмес ката кетирсе, 2-3 ашпаган одоно эмес кемчилик болсо.

«2» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- окуучу талаптарга ылайык негизги, предметтик компетенттүүлүктөргө ээ болбосо;
- З деген баа үчүн керектүүгө караганда көбүрөөк каталарды жана кемчиликтөрди кетирсе.

«1 деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- окуучу коюлган суроолордун бирине да жооп берес албаса.

Эксперименталдык ишти аткарууну баалоонун чен - өлчөмдөрү

«5» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- тажрыйбаларды жана өлчөөлөрдү өткөрүүнүн керектүү иреттүүлүктүү сактоо менен ишти толук көлөмдө аткарса;
- керектүү жабдууларды өз алдынча жана сарамжалдуу (рационалдуу) ондой алса;
- бардык тажрыйбаларды туура жыйынтыктарды жана корутундуларды алууну камсыздаган режимдерде жана шарттарда аткарса;
- эмгек коопсуздугунун талабын сактаса;
- отчетто жазууларды, таблицаларды, графиктерди, эсептөөлөрдү тыкан жана туура аткарса;
- талдоо жүргүзүп жана өз алдынча жыйынтык чыгарса.

«4» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- ишти 5 деген баанын талабына ылайык аткарса, бирок бирден ашпаган одоно эмес ката жана бир кемчилик кетирсе.

«3» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- ишти толук аткарбаса, бирок аткарған иштин көлөмүнүн бөлүгү туура жыйынтыктарды жана корутундуларды алууга мүмкүнчүлүк берсе;
- тажрыйбаларды жана өлчөөлөрдү өткөрүүнүн жүрүшүндө каталарды кетирсе.

«2» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- ишти толук аткарбаса;
- аткылган иштин көлөмү туура жыйынтыктарды чыгарууга мүмкүнчүлүк бербесе;
- байкоо жүргүзүү жана эсептөөлөр туура эмес өткөрүлсө.

«1» деген баа коюлат, эгерде окуучу:

- **таптакыр** ишти аткарбаса.

СУНУШТАЛГАН АДАБИЯТТАР

Негизги:

1. 1.Воронцев Б.А. – Вельяминов Астрономия 11 класс. М. «Просвещение»
2. 2.Орто жалпы билим берүүчү мектептер үчүн «Астрономия» предметинин программысы, Бишкек – 2014 г.
3. Сборник задач по астрономии – М: «Просвещение», 2007 г.
4. Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамы (2003 ж.);
5. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн Концепциясы 2020 ж., Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 201 23.03.2012 ж. токтому;
6. 2014 - жылдынын 21-илюндагы № 403 Кыргыз Өкмөтүнүн Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүүчү стандарты»;
7. 2017-2018 окуу жылдынын жалпы орто билим берүүчү уюмдары үчүн базистик окуу планы КР БЖИМ №1241/1 буйругу менен 8 - октябрда 2015 - жылы бекитилген;

Кошумча:

1. Шаршекеев Θ. Астрономия. Жалпы билим берүүчү мектептердин 11-классы үчүн окуу китеbi. – Б.: Учкун. 1-басылышы, 2012.
2. Воронцов – Вельяминов В.А. Астрономия. 11-класстар үчүн окуу китеbi. 2012-жылдан кийинки басылыш чыккандары.
3. Мамбетакунов Э. (жооптуу редактор), Астрономия: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. – Б., 2004.
4. Мамбетакунов Э., Калыбеков А. Астрономия илиминин өнүгүшү. – Ж.Баласагын атн. КҮУ, Бишкек, 2014. – 240 б.
5. А.Сөлпүбашева, Б.Мурзаибраимова, У.Э.Мамбетакунов Астрономия: электрондук колдонмо. – Б.: КББА, 2011.